

**Кеннет Тейлор**

**БАЛДАР КУДАЙ ЖӨНҮНДӨ  
ЭМНЕЛЕРДИ БИЛҮҮЛӨРҮ КЕРЕК?**

УДК 21  
ББК 86.3  
Т-30

**Т-30 Тейлор Кеннет «Балдар Кудай жөнүндө эмнелерди билүүлөрү керек» / «ҮМҮТ НУРУ» ДКУнун котормосу – Б.: ДКУ «ҮМҮТ НУРУ», 2004, – 72 б.**

ISBN 9967-422-80-7

Т 0403000000-04

УДК 21  
ББК 86.3

**ISBN 9967-422-80-7**

Кыргыз тилиндегиси  
© ДКУ «ҮМҮТ НУРУ» 2004

## МАЗМУНУ

|  |    |
|--|----|
| 1. Бир эле Кудай бар .....   | 5  |
| 2. Кудай ким? .....  | 6  |
| 3. Кудайды ким жараткан? .....   | 7  |
| 4. Кудайдын кайда экенин көрбөй туруп,<br>Анын бар экенине кантип ишенсек болот? ..... | 9  |
| 5. Кудай Ата, Кудай Уул жана Кудай Ыйык Рух 11   |    |
| 6. Кудай адамды эмне үчүн жараткан? .....  | 12 |
| 7. Улуу Кудай тууралуу дагы айталы.....  | 13 |
| 8. Периштелер.....   | 15 |
| 9. Шайтан ким?.....  | 17 |
| 10. Адам ата менен Обо эненин жаратылуусу .....  | 18 |
| 11. Күнөө бул дүйнөгө кантип кирди? .....  | 19 |
| 12. Кудайдын Куткаруучуну жиберипши .....  | 21 |
| 13. Биздин жакшы Кайтаруучубуз .....   | 23 |
| 14. Ыйсаны куткаруучу катары кабыл алуу .....  | 24 |
| 15. Ыйса мени эмне үчүн куткарып алды?.....  | 25 |
| 16. Жакшы адам болууга аракет кылсам,<br>Ыйса мени куткарып алабы? .....               | 26 |
| 17. Падышанын балдары .....  | 28 |
| 18. Ыйса дүйнөгө келгенге чейин кайда болгон? .....                                    | 29 |
| 19. Ыйса башка балдардан<br>эмнеси менен айырмаланчу эле?.....                         | 30 |
| 20. Ыйса көрсөткөн кереметтер .....  | 31 |
| 21. Ыйса Машайактын өлүмү .....  | 33 |
| 22. Ыйсанын тирилүүсү .....  | 35 |
| 23. Ыйса Атасына кайра кетти.....  | 37 |
| 24. Ыйса дагы бир жолу келет .....   | 39 |
| 25. Ыйык Рух .....   | 40 |

|  |    |
|--|----|
| 26. Машайакчылар туура эмес иштерди кылса болобу?.....             | 41 |
| 27. Сенин жүрөгүңдүн тактысында ким олтурат?..                     | 43 |
| 28. Падыша жүрөгүңдүн тактысында дайыма олтурушу керек .....       | 44 |
| 29. Жемиш берүү .....  | 46 |
| 30. Адамдын Теңирди сүйөрүн кантип билсе болот?..                  | 47 |
| 31. Кудайдын баласы күнөө кетирип алса эмне болот?.....            | 49 |
| 32. Эмне үчүн Кудай кээде бизди жазалайт? .....                    | 50 |
| 33. Кудайдан келген кат .....                                      | 51 |
| 34. Ыйык Китептин чындык экенин кантип билүүгө болот? .....        | 53 |
| 35. Ыйык Китепти окубай койсок эмне болот?.....                    | 55 |
| 36. Кудай менден эмнени күтөт?.....                                | 56 |
| 37. Машайакчылар эмне үчүн бардык учурда эле ынтымактуу эмес?..... | 58 |
| 38. Кечирүү деген эмне? .....                                      | 59 |
| 39. Сенин сыйлыгың.....  | 61 |
| 40. Теңир күнү .....   | 62 |
| 41. Кудай менен элдештиң беле? .....                               | 63 |
| 42. Жыйындагы чогулуштар жөнүндө.....                              | 65 |
| 43. Чоңойгондо ким болгун келет? .....                             | 66 |
| 44. Кудай менен ким сүйлөшө алат? .....                            | 67 |
| 45. Калп.....  | 69 |
| 46. Бардыгынын жаратуучусу ким?.....                               | 70 |

# 1. БИР ЭЛЕ КУДАЙ БАР

Библияны окушпагандыктан, кээ бир өлкөлөрдөгү адамдар Кудай жөнүндө аябай аз билишет. Алар ар кандай кудайлар бар деп ишенишет. Кээ бири эки кудай бар десе, кээ бирлери төрт кудай бар деп ишенишет. Ал тургай, жүздөгөн, миңдеген кудайлар бар экенине ишенишкен элдер да бар. Кээ бирөөлөр күн менен айды кудай деп эсептешип, аларга жүгүнүшөт. Кээде аларга өздөрүнүн муктаждыктарын айтып сыйынышат.

Ай менен күн бизге жардам бере алабы? Албетте, жардам бере албайт! Алар – кудай эмес, Кудай жараткан нерселер. Кудай жараткан нерселерге эмес, Кудайдын Өзүнө сыйынышыбыз керек.

Периштелерге сыйынганга болобу? Алар кудайбы? Жок, алар кудай эмес! Периштелер чынында эле бар, биз аларды көрө албасак да, алардын кээ бирөөлөрү биздин арабызда. Бирок аларга сыйынууга болбойт! Периштелер кудай эмес, алар – Кудайдын кызматчылары. Аларды Кудай жараткан. Алар Кудайды сүйүшөт жана Ага кызмат кылышат. Периштелер ушунчалык көп болгондуктан, алардын канча экенин элестете да албайбыз.

Асманда биз ишенген Кудайдан башка дагы кудайлар барбы? Буга жоопту төмөнкү кыскача мисалды окуп чыккандан кийин таба аласыңар.

Жыйындын бир жетекчиси кичинекей кыздан:

– Дүйнөдө канча Кудай бар? – деп сураптыр.

– Бирөө, – деп жооп берет кыз.

– Муну сен кайдан билесиң?

– Анткени башка кудайлар үчүн дүйнөдө орун жок, биздин Кудай жер жүзүнүн баарын толтуруп турат.

Бул – абдан жакшы жооп. Ошондуктан биз Кудайды Ал жараткан бардык нерселерден артык сүйүшүбүз керек.

*Окуу үчүн:* Мисирден чыгуу 20,1-6

- Суроолор:*
1. Дүйнөдө канча Кудай бар?
  2. Биз айга, күнгө сыйынсак, алар биздин сыйынуубузду угуп, жооп беришеби?
  3. Периштелерге сыйынуу керекпи? Алар кудайбы?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата! Сен жалгыз Кудайсың жана жараткан бардык нерселериңден алда канча чоң жана күчтүүсүң. Сени чын жүрөгүбүздөн сүйүүгө, жалгыз гана Сага кызмат кылганга бизге жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.

## 2. КУДАЙ КИМ?

Кудай – Инсан. Ал асманда жашайт. Бул асман – булуттар жылып, самолёттор учуп жүргөн биздин үстүбүздөгү асман эмес, Ыйык Китепте айтылган асман. Кудай жашаган асманды биз көрө албайбыз. «Кудай асманда» деп айтып жатканда, ал асмандын каерде экенин так билбейбиз, бирок ал асман аябай сонун экендигине ишенебиз жана ар бирибиз опол жакка баргыбыз келерин билебиз. Эгерде биз Кудайды таанып калсак, Аны сүйсөк, өлгөндөн кийин опол жакка барабыз, ал жерде Кудай жана Анын периштелери бар.

Силер Кудайдын Рух экенин билесиңерби? Бул нерсе Кудай денесиз Инсан дегенди билдирет. Биздин денебиз бар, анда рух жашайт. Кудайга болсо дененин кереги жок.

Кудай – бул дүйнөдөгү аябай таң калтырарлык Инсан. Ал эч качан жаңылыштык кетирбейт. Ушунчалык күчтүү болгондуктан, Ал үчүн мүмкүн болбогон нерсе жок. Эмнени кааласа, ошону кылууга кудуреттүү. Кудай бүт ааламды: асманды жана жерди, чөптөрдү жана бак-дарактарды, күндү, айды, жылдыздарды жараткан. Ал периштелерди жараткан, сени жана мени жараткан. Көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселердин баарын Кудай жараткан. Чагылганды да, күндүн күркүрөшүн да, карды да, жамгырды да Ал жөнөтөт.

Кудай каерде? Кудай асманда деп айттык. Бирок Кудай ошондой эле биздин арабызда жана бизди угат. Кудайдын бир эле учурда бардык жерде боло алышы таң каларлык ээ? Ал адамдарды чоң океан кемелеринде коштоп жүрөт жана ошол эле убакытта алыс жактагы миссионерлердин жанында боло алат. Биз болсо бир гана жерде боло алабыз. Ал болсо бир эле убакытта бардык жерде боло алат.

Кудайдын бизди сүйгөндүгү жана кам көргөндүгү биз үчүн аябай маанилүү. Биз да Аны сүйөбүз, ошон үчүн Аны капаланткан жоруктарды жасагыбыз келбейт.

*Окуу үчүн:* Ышайа 6,1-8

*Суроолор:*

1. Кудайдын денеси барбы?
2. Кудай азыр болуп турган эки жерди атап берчи.
3. Кудай караңгыда көрө алабы?

*Сыйынуу:* Асмандагы биздин улуу Кудай! Биз жөнүндө ар дайым кам көргөндүгүң үчүн Сага ырахмат. Оомийин.

### **3. КУДАЙДЫ КИМ ЖАРАТКАН?**

Кудай тууралуу уккан көп нерселерди, мисалга, Кудай бир эле убакытта бардык жерде болуп тургандыгын түшүнүү кыйын. Биз муну элестете да албайбыз. Кудай да бизге муну чечмелеп берген эмес. Бирок кийин асманга барганда бардык суроолорубузга жооп алабыз.

Кудайды ким жараткан? Анын ата-энеси болгонбу? Жок, Кудайга атанын да, эненин да кереги жок болгон. Ал эч качан төрөлгөн эмес жана эч качан кичинекей бала болуп асманда чоңойгон эмес, себеби Кудай дайыма болгон. Ал дайыма улук болгон жана бүгүнкү күнгө чейин бир азга да өзгөргөн жок. Кудай сен төрөлгөнгө чейин, сенин ата-эңең төрөлгөнгө чейин эле бар болгон.

Тоолор, чөптөр, жаныбарлар жок кезде эле, Кудай бар болгон. Эч нерсе жок кезде эле, Ал бар болчу. Кудай түбөлүккө жашай берет.

Биз да түбөлүк жашайбыз, ошол үчүн Кудай тарабынан жаратылганбыз. Бул жерде биз түбөлүккө жашабайбыз. Биздин денебиз акыры бир күнү карыйт, ошондо бул жерди таштап кетебиз. Бирок биз бул жерде Кудайды сүйүп жашасак, түбөлүк жашоо үчүн, Аны менен асманда жолугабыз.

Жер үстүндө акылсыз адамдар аз эмес: Кудайды сүйүүнүн ордуна, алар өздөрүн гана сүйүшөт. Алар өлгөндөн кийин, Кудай аларды Өзүнө кабыл ала албайт. Алар караңгы, кунарсыз жерге барышат да, түбөлүккө Кудайдан ажырап жашашат.

А биз түбөлүк жашай турган болгондуктан, ушул жерде кандай жашап жаткандыгыбызга маани беришибиз керек. Өзүнүн акыретте да жашай турганын унутуп койгон бир бай адам тууралуу айтып берейин. Ал адам жеринен жакшы түшүм алат. Кырмандары буудайга толот. Бул болсо аны аябай кубантат, себеби буудайды кымбатыраак сатып, дагы байымак.

«Кандай жакшы, – деди ал өзүнчө, – эми иштебей деле койсом болот. Көп акчалуу болом, каалаганымды сатып алам!»

Кечинде төшөктө жатканда да, оюнан байлык кеткен жок. Колунда жокторго жардам берейин деген нерсе анын оюна да келген жок.

Ошол түнү ал каза болду. Кудайдын алдына келчү убакыт келип жетти. Кудайга кызмат кылып, колунда жоктор менен оорулууларга жардам бериш керектиги ошол жерден анын эсине түштү. Бирок кеч болуп калган эле.

*Окуу үчүн:* Лука жазган Жакшы Кабар 12,16-28

- Суроолор:*
1. Кудайдын туулган күнү барбы?
  2. Тоолор менен дарактар жок кезде, Кудай бар беле?
  3. Кудай качантан бери жашайт?
  4. Өлүмдөн кийин сен канча жашайсың?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Бизге түбөлүк өмүр бергениң үчүн, Сага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сени капа кылбай жашаганга жардам бер. Биз муну Ыйса Теңирдин атынан суранабыз. Оомийин.

## **4. КУДАЙДЫН КАЙДА ЭКЕНИН КӨРБӨЙ ТУРУП, АНЫН БАР ЭКЕНИНЕ КАНТИП ИШЕНСЕК БОЛОТ?**

Ким шамалды көрө алат? Мен көрө албайм, сен деле көрө албайт болушуң керек. Шамалды көрбөсөк да, шамал болорун билебиз. Аны чачтарыбыз менен сезип, шамалдан улам дарактардын ийилип жатканын көрөбүз. Бирок шамалдын өзүн эч ким эч качан көргөн эмес.

Кудайды да биз көрө албайбыз. Бирок Ал чындап эле бар экенин билсек болот. Биз Аны жасап жаткан иштери аркылуу биле алабыз.

Кудай жасаган жана Анын бар экендигин айгинелеген нерселердин бир нечесин атап бере аласыңбы?

Мисалга алсак: күн, ай, жылдыздар. Алар өзүлөрү эле асманга жайгашып алышты деп ойлойсуңбу? Кимдир бирөө аларды ошол жерге жайгаштырышы керек болчу да. Үйдү көрсөн, аны жерден өсүп чыкты деп ойлобойсуң да. Аны кимдир бирөө курганы сага айтпаса да белгилүү. Биз асмандагы көптөгөн жылдыздарды көргөндө, алар ал жерде кокусунан эле туруп калбаганын билебиз. Кимдир бирөө аларды ошол жерге жайгаштырган. Ушул Кимдир Бирөөнүн Өзү – Кудай.

Билесиңби, биз эмне үчүн Кудайды көрө албайбыз? Кудай ушунчалык кереметтүү жана улуу болгондуктан, биз Аны көрөрүбүз менен эле өлүп калмакпыз. Бирок биз Ага тил алып жашасак, убагы келгенде Ал бизди Өзүнүн жанына алып кетет. Ошондо биз Кудайды бүт даңкы менен көрөбүз.

Кудайды көзүбүз менен көрө албасак да, биз Ага азыр ишене алабыз, Аны сүйө алабыз. Ыйык Китеп бизге Кудай

тууралуу, Анын бизге, адамдарга, болгон сүйүүсү, боорукерлиги тууралуу айтат. Кудайды сүйүш үчүн, Аны сөзсүз эле көрүш керек эмес.

Бир жолу энеси кызына Кудайды сүйүү керектигин айтат. Анда кызы: «Көрбөй туруп кантип сүйөм?» – дейт. Бир нече күндөн кийин почточу ага ал бир да жолу көрбөгөн эжесинен посылка алып келет. Кыз акырын пакетти ачып, андан кооз сүрөттөр тартылган китептерди алып чыгат. Көпкө карагандан кийин, энесине жүгүрүп келип:

– Апаке, булар сонун китептер турбайбы! Ал абдан жакшы эже экен ээ, – дейт.

– Бирок сен аны бир да жолу көрө элексиң да, кызым, – дейт энеси.

– Ооба, бирок анын аябай жакшы эже экенин көрүп турам. Анткени мага ушундай жакшы китепти белек кылбадыбы, – дейт кыз.

Кудайды эч качан көрбөсөк да, Аны ушинтип сүйсөк болот. Азыр Аны көзүбүз менен көрө албагандыгыбызга карабай, биз Аны сүйүшүбүз керек. Берген жакшы нерселери үчүн ыраазычылык келтиришибиз керек.

*Окуу үчүн:* Башталыш 1,14-28

- Суроолор:*
1. Сен шамалды көрө аласыңбы? Анын бар экенин кайдан билесиң?
  2. Сен Кудайды көрө аласыңбы? Анын бар экенин кайдан билесиң? Бир нече мисал келтир.
  3. Эмне үчүн биз Кудайды көрө албайбыз?
  4. Аны биз качан көрө алабыз?

*Сыйынуу:* Сүйүктүү Теңирим! Сен жараткан нерселер аркылуу, Сенин бар экениңди биле ала тургандыгыбыз үчүн ыраазыбыз. Күн, ай, жылдыздар – баары Сенин улуулугуңду айгинелейт. Убагы келгенде, Сени көрө аларыбыз үчүн ырахмат. Оомийин.

## 5. КУДАЙ АТА, КУДАЙ УУЛ ЖАНА КУДАЙ ЫЙЫК РУХ

Биз бир гана Кудай бар экенин билебиз. Азыр болсо абдан кунт коюп угушубуз керек, себеби азыр айта турганыбызды түшүнүү татаалыраак. Бул тема Кудай Сөзүндөгү эң маанилүү темалардан болуп саналат.

Биздин Асмандагы Атабыз – Кудай. Бирок силер Ыйса Машайак да Кудай экенин билесиңерби? Ошондой эле Ыйык Рух да Кудай. Үчөө тең Кудай. Бирок бул үч Кудай бар дегенди билдирбейт. Биздин үч бирдиктүү бир Кудайыбыз бар.

Кантип бул үч Инсан – Ата, Уул жана Ыйык Рух – бир Кудай болот? Балким, Ыйса түбөлүк Кудайдын башка бир аты чыгар? Жок! Ата, Уул жана Ыйык Рух Кудайдын жөн гана ар кандай аттары эмес. Кудайда, мындайча айтканда, милдеттерди бөлүштүрүү деген бар. Кудай Ата жана Кудай Уул асман менен жерди жаратышты. Ыйса: «Мен жана Атам бирбиз», – дейт.

Ыйса тирилгенден кийин, Кудай Атанын жанынан орун алыш үчүн, асманга кайра кеткен. Бизге Ал Ыйык Рухту жиберген. Ыйык Рух да Кудай. Бул Ыйык Рух Ыйсага ишенген адамдардын ичинде жапайт.

Ошондой болсо да бир гана Кудай бар. Үч Инсан кантип бир Кудай боло аларын элестеткенге аракет кылып көрөлү. Беденин жалбырагынын үч бариги бар, бирок ошондой болсо да ал бир эле жалбырак. Же мисалга сууну алалы. Адатта ал суюк абалда болот. Бирок ал жогорку температурада бууга, төмөнкү температурада музга айланат. Ошондой болсо да суунун, буунун, муздун составы бирдей. Бул мисалдар Кудайдын «үч бирдиктүүлүгүн» кандайдыр бир денгээлде түшүнүүгө бизге жардам берет. Муну толук бойдон асманга барганда гана түшүнөт болушубуз керек.

Бизге муну билүү абдан зарыл, себеби көп адамдар Ыйсанын Кудай экендигине ишенишпейт. Эгер Ал Кудай болбосо, анда биздин Куткаруучубуз да боло алмак эмес.

Эгерде үч бирдик тууралуу окутууну толук түшүнө албасаңар, көңүлүңөр чөкпөсүн. Муну толук түшүнбөй туруп

деле, Кудайдын буйруктарын аткарып, Ага тил алчаак болууга болот.

*Окуу үчүн:* Марк жазган Жакшы Кабар 1,9-11;  
Жакан жазган Жакшы Кабар 16,7-15

*Суроолор:* 1. Биз бир Кудайга табынабызбы же бир нече Кудайгабы?  
2. Биздин Кудайдын үч Инсандыгы бар. Сен аларды атап бере аласыңбы?

*Сыйынуу:* Улуу Кудай, Асмандагы Атабыз! Биз Сенин табиятыңды толук таанып биле албайбыз. Бизди сүйгөндүгүң үчүн Сага ырахмат. Сени дагы көбүрөөк сүйгөнгө, урматтаганга жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.

## **6. КУДАЙ АДАМДЫ ЭМНЕ ҮЧҮН ЖАРАТКАН?**

Кудай бизди кандай максат менен жараткан, биз эмне үчүн жашап жатабыз?

Кудай бизди Өзүн сүйүп жана урматташыбыз үчүн жараткан. Ал бизден ыраазычылыкты күтөт жана кубануубузду каалайт, себеби биздин улуу жана боорукер Кудайбыз бар. Ошондой эле Ал Анын бизге болгон сүйүүсүн баалашыбызды каалайт. Ал Өз сүйүүсүн жалгыз Уулу Ыйса Машайакты жерге жиберүүсү менен далилдеген. Ыйса Машайак биздин ордубузга жазаланды. Анын баласы боло ала тургандыгыбыз үчүн, Ага чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык айтышыбыз керек. Ошондой эле Ал биздин жакындарыбызды сүйүшүбүздү каалайт. Кудай бизди аябай сүйөт, а бул бизге башкаларды сүйүүгө күч берет.

Кудай адамды кандай максат менен жараткандыгын эми түшүндүрөбү? Ал биз үчүн баарын жасады. Эми биз Анын атын даңктап, Аны сүйүп, Анын эркин аткара алабыз.

Сен Аны сүйөсүңбү? Бул үчүн Ал сага өмүр берген.

Кудайды абдан сүйгөн бир адам тууралуу мага айтып беришкен эле. Кудайга жагарын билип, Кудай жөнүндөгү ырларды ал кубанып ырдачу экен. Үнү жок болгондуктан, кээ бирөөлөр ага: «Сен ырдабай эле койсоң жакшы болмок», – деп айтышат. Ал буга: «Асмандагы Атам мен каргадан жакшыраак ырдай албасам да, менин ырыма кубанат», – деп жооп бериштир.

Эгер биз Кудайды сүйсөк, сүйүүбүз жашообуздан көрүнүп турушу керек. Ошондо Кудай кубанат.

*Окуу үчүн:* 146-Забур

- Суроолор:*
1. Кудай бизди эмне үчүн жараткан?
  2. Кудай бизди Өзү үчүн жашасын деп жараткан. Биз өзүбүз үчүн гана жашай алабызбы?
  3. Кандай деп ойлойсуңар, биз жакшы ырдай албасак деле, Кудай биздин ырыбызды уккусу келеби?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз, бизге Сага ыраазычылык келтирип жашаганга жардам бер. Сени даңктоого жана Сенин даңкың үчүн жашоого жардам бер! Муну биз Сенден Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

## 7. УЛУУ КУДАЙ ТУУРАЛУУ ДАГЫ АЙТАЛЫ

Сен көп эле нерселер жөнүндө билесиңби? Самолёттор, машиналар жөнүндө бир аз билесиң. Жазганды, окуганды билесиң. Бирок ата-энең сага караганда көптү билет. Адам өмүр бою окуп үйрөнө берсе болот. Бирок баарын окуп билгенге адамдын өмүрү жетпейт.

Бирок баарын билген Бирөө бар, Ал – Кудай. Ал баарын жараткан жана Ал баарын билет. Ал сен азыр эмне жөнүндө ойлонуп жатканыңды да билет. Ал миндеген жылдар мурун

эмне болгонун жана келечекте эмне болорун билет. Ошондой эле Аны сүйөр-сүйбөсүндү да билет. Кудайдан бир нерсени жашырууга мүмкүн эмес, себеби Ал бардык жерде, баарын билет жана эч нерсени унутпайт.

Ошондой эле Кудай эмнени туура көрсө, ошону кылып коюуга да кудуреттүү. Ал үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Кудай оорулууга ден соолук бере алат. Бороон жиберүүгө да, аны тынчтантып коюуга да, Анын күчү жетет. Улуу Кудай адамдардын күнөөлөрүн кечирип, аларга түбөлүк өмүр бере алат.

Кудайдын дагы бир сапаты биз үчүн абдан маанилүү: Кудай өзгөрбөйт. Ал дайыма ошол эле: кечээ, бүгүн жана түбөлүккө. Ал эч качан картайбайт жана күчтөн тайбайт. Сенин карып, алсырап калган чоң атаң же чоң энең бар чыгар. Адамдар өзгөрүшөт. Жаш кезинде алардын ден соолугу чың, а карыганда алсыз болуп калышат. Кудай кандай болсо, ошол эле бойдон кала берет.

Кудай бизди сүйөт. Ошондуктан биз келечек жөнүндө тынчсызданып коркпошубуз керек. Биздин Кудайыбыз – ажайып Кудай, баарынан күчтүү Кудай.

*Окуу үчүн:* 8-Забур

*Суроолор:*

1. Кудай жараткан бир нече нерсени атап бер.
2. Кудай гана биле турган бир нерсени атап бер.
3. Кудай картаябы?

*Сыйынуу:* Биздин ажайыптуу жана түбөлүктүү Кудайыбыз, Асмандагы Атабыз! Баарын жасай ала тургандыгың үчүн, өзгөрүлбөстүгүң үчүн биз Сени алкыштайбыз. Бизге болгон сүйүүң үчүн биз Сага ыраазыбыз. Жашообуз Сени даңктай тургандай болуп жашаганга бизди үйрөтө көр. Омийин.

## 8. ПЕРИШТЕЛЕР

Адамды жарата электен мурда эле, Кудай асманда жашай турган тургундарды жараткан. Алар Библияда периштелер деп аталат. Биз аларды көрө да, алар менен сүйлөшө да албайбыз. Бирок алар бизди көрүп турушат. Кээ бирлери биздин жаныбызда, алар бизди коргоп, бизге жардам беришет.

Бул биздин жашообузда эми эч кандай кырсык болбойт дегенди билдирбейт. Анда бизге Кудайсыз деле жашай берсек болот деген ой дароо келмек. Кудай бизге коопсуз өмүрдү эч качан убада кылган эмес, бирок Ал периштелерине Өз балдарына кам көрүүсүн буйрук кылган.

Кээ бир периштелер өзгөчө орунду ээлешет. Мисалы, биз Ыйык Жазуудан Жебирейил периште жөнүндө окуйбуз. Ал – Кудайдын өзгөчө элчиси. Даниел пайгамбар бир нече күн бою Кудайга сыйынганда, Кудай ага ушул периштени жиберген. Кийинчерээк ушул эле периште Чөмүлдүрүүчү Жакандын атасы Захарияга да көрүнгөн. Ошондой эле Мариямга келип, Кудай аны Ыйса Машайактын апасы болууга тандап алганын айткан.

Ошондой эле биз Михаел периште тууралуу да окуйбуз. Ал Кудайдын эң күчтүү периштелеринен болуп эсептелет.

Бейт-Лехемдин талааларында периштелердин бүтүндөй бир тобу көрүнгөн. Алар койчуларга Куткаруучунун төрөлгөндүгү жөнүндө сүйүнчү айтышып, Кудайды мактап ырдашкан.

Периштелерди да бизди жараткан Кудай жараткан, ошондуктан биз аларга табынбашыбыз керек. Периште болуу кандай жакшы деген ой сага келсе керек. Бирок, чынында, сенин абалың жакшыраак. Периштелер – Кудайдын кызматчылары, а биз болсок Анын балдарыбыз. Кудайдын баласы болуу – улуу нерсе! Кудай бизди түбөлүк өлүмдөн куткарып калганына сүйүнүшүбүз керек. Ал бизди Өзүнө түбөлүккө алып кетем деп убада берген.

Силерге көптөгөн периштени көргөн жаш жигит жөнүндөгү окуяны айтып берейин. Ал жигит Элиша пайгамбардын кызматчысы болгон. Сирия падышасы ысрайылдыктарды басып алуу үчүн келе жатканда, Элиша пайгамбар алардын

пландарын билип, ысрайылдыктарга айтып турган. Ошондуктан Сирия падышасы аны кармап кетүү үчүн аскерлерин жөнөтөт. Бир күнү эртең менен пайгамбардын кызматчысы шаардын бүт айланасы аскерлер менен курчалганын көрөт. Пайгамбарды кармап кетиш үчүн, миңдеген аскерлер келишиптир. Кызматчысы пайгамбарга жүгүрүп барып:

– Эми эмне кылабыз, сени кармап кетүү үчүн, бизди аскерлер курчап алыштыр! – деп кыйкырып жиберет.

Бирок пайгамбар ага:

– Коркпо! Кудай биз тарапта. Айланабызда бизди коргоп турган периштелер бар, – дейт камырабай.

Элиша Кудайга: «Теңирим, менин кызматкерим Сен бизди коргосун деп жиберген периштелериңи көрсүн үчүн, көзүн аччы», – деп сыйынат. Ошондо Теңир коргоо үчүн жиберилген оттуу майдан арабаларды кызматчыга көргөзгөн. Жоокерлер жакындап калганда, Элиша Кудайдан жоокерлердин көздөрүн убактылуу сокур кылып коюусун өтүнгөн. Бул өтүнүчүн да Кудай аткарган. Мына ошентип Элиша менен анын кызматчысы өлүмдөн аман калган.

*Окуу үчүн:* Элчилердин иштери 12,5-17

*Суроолор:*

1. Периштелер жөнүндө эмнелерди билебиз?
2. Эң жогорку эки периштенин аттары ким?
3. Адам периште боло алабы?
4. Периште болгон жакшыбы же Кудайдын баласы болгон жакшыбы?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Сага кызмат кылышы үчүн, Сен периштелерди жараттың. Периштелериң бизди коргоп жүргөндүгү үчүн, биз Сага ыраазыбыз. Сенин балдарың болгонубуз үчүн да, Сага алкыш айтабыз. Оомийин.

## 9. ШАЙТАН КИМ?

Шайтанды биз көрө албайбыз, бирок ал бар. Бизге, ошондой эле Кудайга жамандык кылууга ал дайыма аракет кылат. Башында ал Кудайдын улуу периштелеринен болчу. Ал Кудайдын башкы кызматчысы болуп, Анын буйруктарын аткарчу.

Бирок кийин ал Кудайды сүйбөй жана укпай калды. Эмне үчүн тил албай калганын, бул ой ага кайдан пайда болгонун билбейбиз. Периште Кудайга көз артып, Аны менен тең болгусу келе баштады. Ошентип шайтан Кудайдын душманы болуп калган, ошондон бери Кудайга залал келтирүүнүн аракетинде.

Убактысы келгенде Кудай Өзүнүн душманын жазалайт. Тозок деп аталган жай бар. Ошол жерде шайтан жана ага кызмат кылгандардын бардыгы түбөлүккө азап тартышат.

Кээ бир периштелер шайтан тарапка ооп кетишкен. Бул периштелерди Кудай Сөзү жиндер деп атайт. Алар да шайтан сыяктуу рухтар жана биздин айланабызда жүрүшөт. Эгерде биз Ыйсаны сүйсөк жана Ыйса биздин жүрөгүбүздө жашаса, алар бизге зыян келтире алышпайт. Шайтан жана жиндер Ыйсадан аябай коркушат. Анткени кийин Ыйса аларды түбөлүк отко ыргытарын алар билишет.

Шайтан бизди ар кандай жолдор менен жамандыкка түрткүсү келет. Ошондуктан эсибизде болсун: ким шайтанды укса, ал күнөө кылат!

Биз шайтандын азгырыктары күчтүү жерлерден алыс болушубуз керек. Шайтан менен сүйлөшкөн адамдар бар (аларды арбак чакыруучулар деп коюшат). Андай убакта шайтан өңүн өзгөртүп, алардын өлгөн туугандары болуп келет. Кудай Сөзү мындай адамдар менен сүйлөшүүгө катуу тыюу салат. Шайтан жана анын бардык жардамчылары алдамчылар болуп эсептелет.

Бир айылда шайтандан аябай жапа тарткан бала жашаган экен. Ал бала Ыйсаны билчү эмес. Бир жолу баланын атасы Ыйсанын жакын айылга келгенин угат. Баласын Ага алып келип, анын ичиндеги жинди кууп чыгуусун өтүнөт. Ыйса анын өтүнүчүн аткарып, шайтанга ал балага кайра кайрылып келбөөгө буйрук берет.

Ыйсанын алдында шайтан алсыз, себеби Ыйса Машайак – Кудай.

*Окуу үчүн:* 1 Петир 5,8-10;  
Жакып 4,7

*Суроолор:*

1. Тозок деген эмне?
2. Шайтан ким, ал мурда ким болгон?
3. Ким күчтүүрөөк: шайтанбы же Кудайбы?
4. Шайтандын максаты эмне?

*Сыйынуу:* Баарынан күчтүү Кудай, асман менен жердин Жаратуучусу! Биз Сенин балдарың болгондуктан, шайтан бизге бийлик жүргүзө албагандыгы үчүн, Сага ыраазычылык айтабыз. Биздин Куткаруучубуз Ыйса Машайактан жиндер корко тургандыгы үчүн, Сага алкыш айтабыз. Сага дайыма ишенимдүү болууга жардам бер. Муну биз Теңирибиз Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

## **10. АДАМ АТА МЕНЕН ОБО ЭНЕНИН ЖАРАТЫЛУУСУ**

Кудай жылдыздарды, жерди, жаныбарларды жана бапшаларды качан жаратканын билбейбиз. Бирок буларды кантип жаратканын билесиңби? Бул үчүн Ага эч кандай аспаптардын кереги жок болчу. Кудай бардыгын Өзүнүн Сөзү менен жараткан. Ал жарык чач дегенде күн жарык чача баштаган. Ошондой эле Кудай ар кандай жаныбарларды, балыктарды, канаттууларды, дарактарды, чөптөрдү жана гүлдөрдү жараткан. Кудай жараткан дүйнө абдан кооз болгон. Өсүмдүктөр тикенсиз болгон, жаныбарлар бири-бирине кол салышкан эмес.

Анан Кудай биринчи адамды – Адам атаны жараткан. Бйык Китепте бул окуя минтип сүрөттөлөт: «Кудай-Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү». Ошондой керемет дүйнөнү көргөндөгү Адам атанын абалын элестете аласыңарбы! Мунун баарын Кудай Адам ата үчүн жараткан. Анан да Адам ата менен сүйлөшүп турган. Балким, Адам ата өзүн кандайча жаратканы тууралуу сураганда, Кудай ага айтып бергендир.

Анан Кудай дагы бир адамды жаратууну чечти. Адам атанын жардамчысын – Обо энени жаратты. Алар абдан бактылуу болушкан. Аларда жаман ой деген жок болгон, жүрөктөрү таза эле. Кудай аларды, алар Кудайды сүйүшчү.

Кудай адамдарды жаратып, аларды бардык жараткандарынан өйдө койду. Адамдын жана башка бардык нерселердин жаратылуусу – бул ажайыптуу сыр. Бирок баарынан чоң ажайып – биздин Кудайды акылыбыз менен таанып, жүрөгүбүз менен сүйө ала тургандыгыбыз.

*Окуу үчүн:* Башталыш 2,7-25

*Суроолор:*

1. Кудай Адам атаны эмнеден жараткан?
2. Кудай жерди кантип жараткан?
3. Адамдын жаратылуу тарыхынан эмнени үйрөнө алабыз?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Жерди, асманды жаратканың үчүн Сага алкыш айтабыз. Сүйүүң менен кудуретин үчүн биз Сага ыраазыбыз. Сени дагы жакшыраак таанып билүүгө, сүйүүгө жардам бер. Оомийин.

## **11. КҮНӨӨ БУЛ ДҮЙНӨГӨ КАНТИП КИРДИ?**

Тил албастыктын айынан мурун Кудайдын кызматчысы болгон периште – азыркы шайтан Кудайга кызмат кыла албай калды. Адам ата менен Обо эненин бактылуу абалы,

алардын Кудайды сүйүшү шайтандын кыжырын келтирчү. Ошондуктан ал Адам ата менен Обо энени күнөөгө түрткүсү келди. Эгерде алар күнөө кетиришсе, Кудай аларды жазалап, биротоло бейиштен кубалап чыгарын ал билген.

Кудай бейиш бактын ортосунда турган дарактын мөмөсүнөн жегенге тыюу салган болчу. Шайтан Обо энеге келип: «Кудайды укпай койсоңор деле, Ал силерди жазалабайт. Бул дарактын мөмөлөрү таттуу, ким андан жесе, ал бардыгын билип калат», – деди. Бул калп болчу, бирок Обо эне шайтандын айтканына ишенди. Ал мөмөдөн үзүп жеп, анан күйөөсүнө да берди, аны күйөөсү да жеди.

Анан билесиңерби, эмне болду? Адам ата менен Обо эне тыюу салынган мөмөдөн жээри менен алар өлө турган болуп калышты. Дароо эле өлүп калышкан жок, бирок күндөн күнгө денелери карып, алсыз жана капалуу боло башташты. Ошентип, алар мурдагыдай бактылуу болбой калышты. Кудай аларды бактан кууп чыкты, кайрылып келүүгө тыюу салды. Жерди тикенек менен отоо чөп басып, Адам атага жерди иштетүү кыйын болуп калды. Мунун баары Кудайды укпай койгондуктан болду. Алардын балдары, неберелери тил албас болуп чыгышты. Ошондон бери баарыбыз Кудайга тил албас болуп калдык.

Эч ким жамандык кылбаса, кандай жакшы болор эле. Урулук да, киши өлтүрүү да, согуш да болмок эмес. Баары сылык болуп, бири-бирине жардам берип жашашмак.

Бирок ал күнү адамзат үчүн эң коркунучтуу нерсе болду: адамдар өз Жаратуучусуна каршы чыгышты. Ушул тил албастыкты Ыйык Китеп күнөө деп атайт.

Адам ата менен Обо эне тыюу салынган мөмөдөн жесек эч нерсе болбойт деп ойлошкон. Мына дал ушуну шайтан каалаган.

Ал дайыма адамдарды алдагысы келет, ал биздин Кудайды укпай коюшубузду каалайт. Кудайды укпасаңар бактылуу болосуңар дейт ал. Бул калп. Кудай тил албастыкты жазалайт. Адам ата менен Обо эне муну кеч түшүнүштү.

*Окуу үчүн:* Башталыш 3,1-19

- Суроолор:*
1. Шайтан Кудайды сүйөбү?
  2. Ал сенин Кудайды сүйүшүңдү каалайбы?
  3. Обо энеге шайтан эмне деди?
  4. Адам ата менен Обо эне тыюу салынган мөмөнү жегенден кийин эмне болду?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Көп учурда тилиңди укпагандыгым үчүн абдан өкүнөм! Тил алчаак болгонго жардам берчи. Ошондой эле шайтанга ишенбөөгө жардам берчи. Муну Ыйса Машайактын атынан суранам. Оомийин.

## **12. КУДАЙДЫН КУТКАРУУЧУНУ ЖИБЕРИШИ**

Биз Адам ата менен Обо эненин күнөөгө баткан кайгылуу күнү тууралуу уктук. Алар өзүлөрүнүн душманы – шайтандын тилине киришти, бул болсо аларды бактысыз кылды.

Бирок боорукер Кудай адамдардын бактысыз абалда калышын каалаган жок. Ал биринчи адамдарды күнөөсү үчүн жазалады, бирок баары бир аларды сүйө берди. Туура эмес иштерин менен капа кылган болсоң да, Кудай сени сүйөт.

Ал сени, мени жазадан куткарып алгысы келет. Ал ушул жазаны Өзүнө алып, Уулу Ыйса Машайакты жерге, бизге жиберүүнү чечкен. Ыйса бардык адамдардын күнөөлөрү үчүн жазаланышы керек эле.

Ошол үчүн Ыйса Бейт-Лехемде кичинекей бала болуп төрөлгөн. Ал башка балдардай эле чоңойгон. Бирок Ал эч качан күнөө кылган эмес, жаман нерсе жасаган эмес. Кудай Өз Уулун менин жана сенин күнөөлөрүң үчүн жазалады. Ушул үчүн Ыйса айкаш жыгачта өлгөн. Ал бардыгыбыз үчүн ошол жерде өлдү. Ыйсанын биз үчүн кандай азап тартканын элестете да албайбыз. Ал биз үчүн өз эрки менен азап чекти. Бизди сүйгөндүктөн, Ал Өз өмүрүн берди.

Бир жолу уурулук кылганы үчүн, бир кишини жоопко тартышты. Аны сотко алып келишти. Сот ал кишини кө-

рүп, аябай таң калды, анткени ал адам соттун досторунун бири экен. Бирок сот адилет болушу керек эле. Досу болгону үчүн аны жөн гана бошотуп жибере албады. Уурдаган акчаларды кайтарып берсин, бир ай түрмөгө отурсун деген өкүм чыгарды.

– Ал акчаларды жок кылып койбодумбу, кантип төлөп берем? – деди ууру.

Сот ушул жерден таң каларлык иш кылды.

– Карызыңды мен төлөйүн, – деди сот.

Карызын төлөдү. Андан кийин мындай деди:

– Мен сен үчүн түрмөгө отурам, сен болсо үйүңө бара бер.

Сот бир айга түрмөгө кетти, ал эми ууру болсо үйүңө коё берилди.

Кудай да дал ушундай иш жасады. Күнөөлөрүбүз үчүн жазаланмак болчубуз. Бул жаза – түбөлүк өлүм, Кудайдан түбөлүккө айрылуу. Бирок бизди түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, Ыйса биздин күнөөлөрүбүздү Өз мойнуна алды.

Анын бизге болгон улуу сүйүүсүн биз эч качан толук актай албайбыз деп ойлойм. Сен кандай ойлойсун?

*Окуу үчүн:* Жакан жазган Жакшы Кабар 3,16-18;  
Жакандын 1-каты 4,9-10

*Суроолор:* 1. Кудай сени канчалык сүйөт?  
2. Сенин Кудайга болгон сүйүүң кандай?  
3. Кудайга деген сүйүүңдү кантип көргөзө аласың?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Теңирибиз Ыйса Машайак бизди сүйөрүн, айкаш жыгачта Ал биз үчүн өлгөнүн билебиз. Ыйсаны бүт жүрөгүбүз менен сүйгөнгө жардам бер. Өмүрүбүз өткөнчө Сага кызмат кылгыбыз келет жана Сага толук таандык болгубуз келет. Оомийин.

### 13. БИЗДИН ЖАКШЫ КАЙТАРУУЧУБУЗ

Ыйса асманда эмне кылып жаткандыгын билесинби? Аны Куткаруучу катары кабыл алгандарга Ал Арачы болуп жатат. Шайтан Кудайга келип, биздин туура эмес иштери-биз жөнүндө айтчу болсо, Ыйса: «Мен алар үчүн айкаш жыгачта өлгөм», – деп айтат.

Ал бизге Өзүнүн Ыйык Рухун жиберет. Ыйык Рух болсо жаман адаттарыбызды ташташыбыз үчүн, бизге аларды көрсөтүп турат.

Ыйса биздин жакшы Кайтаруучубуз. Ал бизге таза, ыйык жашоого жардам берет. Анткени Кудайдын балдары ыйык жашашы керек.

Бирок бир нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек, Ыйса бизди эле сүйбөстөн башка адамдарды да сүйөт жана бардык адамдардын куткарылышын каалайт. Ошондуктан Ыйса шакирттерине: «Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла», – деген. Биз бардык адамдарга Ыйса алар үчүн өлгөндүгүн жарыялашыбыз керек. Ал бизге бул ишибизде жардам берет. Башкаларга жолуктуруу үчүн, Кудай Өз балдарын ар кайсы жерлерге жиберет. Бул аркылуу көп адамдар куткарылуу жөнүндөгү кубанычтуу кабарды угуп калышат. Ыйса бардык адамдарды, Ал тууралуу уккусу келбеген адамдарды да сүйөт.

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 8,35-39

*Суроолор:*

1. Ыйса асманда биз үчүн эмне кылып жатат?
2. Ыйса бизге болгон сүйүүсүн кантип көрсөттү?
3. Адамдарга биз эмне жөнүндө айтып бериши-биз керек?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата, бизди сүйгөндүгүн үчүн, Сенин колуңдан бизди эч ким тартып ала албай тургандыгы үчүн, Сага ырахмат айтабыз. Өзүңдү сүйүүгө жана Сага тил алганга жардам бер. Куткарылуу жөнүндөгү кабарды башкаларга айтып жеткирүү үчүн, бизге күч-кубат бер. Муну биз Ыйса Машайактын атынан өтүнүп сурабыз. Оомийин.

## 14. ЫЙСАНЫ КУТКАРУУЧУ КАТАРЫ КАБЫЛ АЛУУ

Кудай түбөлүктүү. Ал башында эле бар болгон. Бир кезде адамдар да, бул жер да жок болчу. Кудай түбөлүктүү эле болбостон, Ал баарынан кабардар дагы. Дүйнө жарала электен мурун эле Ал сени билчү, сенин төрөлөрүңдү да билген жана Ал ошондо эле сени сүйчү.

Ал ошондой эле сенин кандай күнөөлөрдү кетирериңди да билген. Бул Аны капаланткан. Ал күнөөлөрүң үчүн сени жазалоого туура келерин билген. Бирок Кудай сени жазалагысы келбей, күнөөлөрүң үчүн жазаны Өзүнүн мойнуна алууну чечти. Ыйса Машайак асмандагы Өзүнүн Атасынын үйүн таштап, сен тарта турган жазаны жана мен тарта турган жазаны Өз мойнуна алып үчүн бул жерге келди. Бул мындан 2000 жылдай мурда болгон. Ыйса бардык адамдар үчүн өлдү. Азыр сен Андан жеке Куткаруучуң болуп калуусун сурансаң болот.

Мүмкүн, муну кантип кылууну билбейт чыгарсың? Бул өтө деле кыйын эмес. Күнөөлөрүбүздөн арылгыбыз келерин Ал билет. Каалообузду сыйынуубузга айтышыбызды каалайт. Мисалга: «Ыйса, жашоомдо буга чейин Сени капа кыла турган көп иштерди жасадым, ошол иштер аркылуу Сени көп капа кылдым. Мени кечир! Сен бул дүйнөгө келип, менин күнөөлөрүм үчүн жаза тарттың, мен үчүн өз өмүрүңдү кыйдың. Мени түбөлүк жашасын деп, айкаш жыгачта өлдүң. Мага болгон мээримиң үчүн Сага ыраазымын. Мен эч качан өзүмө өзүм жардам бере алмак эмесмин, бирок Сен мага түбөлүк куткарылуу бердиң. Ыраазымын Сага. Оомийин!» – деп кайрылсаң болот.

Албетте, сөзсүз эле ушул сөздөрдү кайталоо зарыл эмес. Өз сөздөрүң менен эле сыйынсаң болот. Эгерде күнөөлөрүбүз үчүн Ыйсадан кечирим сурасак, Ал кубанат. Мүмкүн, сен буга чейин эле кечирим сурагандырсың? Эгер кечирим сурай элек болсоң, азыр Ага кайрыл. Теңир азыр кайрылышыңды күтөт.

*Окуу үчүн:* Лука жазган Жакшы Кабар 3,1-18

*Суроолор:* 1. Сенин күнөөлөрүң үчүн ким жазаланган?  
2. Ыйса жеке Куткаруучубуз болушу үчүн, биз эмне кылышыбыз керек?

*Сыйынуу:* Бизди сүйгөн Ыйса! Өз күчүм менен түбөлүк өмүргө ээ боло албасымды билем. Куткарылууга ээ кылгандыгың үчүн, Сага ыраазымын. Ошондой эле Сени менен түбөлүккө асманда боло ала тургандыгым үчүн да ыраазымын. Оомийин.

## **15. ЫЙСА МЕНИ ЭМНЕ ҮЧҮН КУТКАРЫП АЛДЫ?**

Бир кишинин ити болуптур. Ал ага тамак берип, карап, аны менен дайыма бирге болчу экен. Бир жолу ал кеме менен саякатка чыгат. Итин да алып алат. Эсинин артынан жүгүрүп жүрүп, кокусунан ит борттун сыртына кулап кетет. Итин кожоюну капитанга жүгүрүп барып:

– Итим, менин жакшы көргөн итим кулап кетти! Кемени тезирээк токтоткулачы, антпесе ал чөгүп кетет! – деп кыйкырат.

Капитан болсо күлүп гана:

– Кайдагы бир ит үчүн токтой албайбыз, – дейт.

– Эгер адам куласа токтотор белеңиз?

– Албетте, – дейт капитан.

Ошондо итин кожоюну кемеден сууга секирет. Аны куткарып калуу үчүн, кемени токтотууга аргасыз болушат. Тиги киши да, ит да куткарылат.

Ыйса бизди, итин ээси итин сүйгөндөн да артык сүйөт. Ыйса биз чөгүп бара жаткан «күнөөнүн деңизине» боюн таштап, бизди куткарып калды.

Бүт периштелер, ошондой эле шайтан да өзүнүн кызматчылары менен Кудайдын бизге болгон керемет сүйүүсүн

көрүп турушат. Анын бизге болгон сүйүүсү улуу болгондуктан, күнөөкөр болсок да, Ал бизди кабыл алды. Ыйса Машайакты сүйө алышыбыз үчүн, ал сүйүү бизге жаңы жүрөк берет. Асмандагы бардык периштелер Кудайдын бизге кылган бул иши үчүн, Аны даңкташат. Сен Ыйсаны сүйсөн, алар кубанышат.

Өкүнүчтүүсү, биз Кудай каалаган деңгээлге жете элекпиз. Биз дагы деле көп жаман нерселерди кылабыз. Кудай болсо бизди жеткилең абалда көрөт. Ыйсанын өлүмү аркылуу биздин бардык күнөөлөрүбүз кечирилген. Бизден бир гана Куткаруучубузга болгон ишеним талап кылынат, ал аркылуу биз Кудайдын алдында кемчиликсиз жана күнөөсүз болуп калабыз.

*Окуу үчүн:* Лука жазган Жакшы Кабар 15,3-7. 11-24

*Суроолор:*

1. Күнөөкөрлөр өзүлөрү эле Кудайдын балдары боло алышабы?
2. Ким бизди Кудайдын балдары кыла алат?
3. Кантип Кудайдын баласы боло алам?

*Сыйынуу:* Ыйса Машайак, менин күнөөлөрүм үчүн айкаш жыгачта өлгөнүңө ыраазымын. Оомийин.

## **16. ЖАКШЫ АДАМ БОЛУУГА АРАКЕТ КЫЛСАМ, ЫЙСА МЕНИ КУТКАРЫП АЛАБЫ?**

Биз канча жакшы бололу дебейли, эч качан Кудайга жага тургандай жакшы боло албасыбызды билесиңерби? Кээ бир балдар: «Эгер мен ата-энем тил алчаак болуп, башкалар менен чатакташпай, мушташпай, алсыздарды таарынтпасам эле асманга барам», – деп ойлошот.

Бирок мындай эмес. Өз күчү менен эч ким бейишке бара албайт. Себеби Кудайды капа кылчу нерселерди биз кайра эле кыла беребиз. Бир күндүн ичинде, жок дегенде, бир

жаман сөз айтып алабыз, же бир жаман ой ойлоп алабыз. Бул болсо биздин жүрөгүбүздө али көп жаман нерселер бар экенинен кабар берет.

Жакшы болуп кеткен күндө да, мурунку кетирген күнөөлөрүбүз моюнубузда кала бермек. Кантип алардан бошонсок болот? Дагы бир суроо: Кудайдан жаза алуу үчүн, адам канча күнөө жасашы керек? Онбу же жүзбү? Жок, бир гана күнөө жетиштүү.

Биринчи адамдар – Адам ата менен Обо эне Эйден багында Кудайды укпай, күнөөгө батышкан. Ошондон бери бүт адамдар күнөөкөр болуп калышкан. Ошондуктан кичинекей эле балдар ата-энесин угушпай, урушуп, ал турсун, мушташып да кетишет.

Канча аракет кылбайлы, жакшы иштерибиз менен бейишке бара албайбыз. Кудай адилет, адамдарды күнөөсү үчүн жазалайт.

Бирок Кудай адамдарды сүйөт. Ошондуктан биздин ордубузга Ыйса Машайакты жазалап, бардык күнөөлөрүбүздү Анын мойнуна жүктөгөн. Ал менин жана сенин күнөөң үчүн өлгөн. Ал биздин ордубузга жазаланган. Ыйса сени ушунчалык сүйгөндүктөн, сен үчүн Өз өмүрүн курман кылды!

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 3,10-18. 23

*Суроолор:*

1. Жаман иштерди жасадың беле? Бир-эки мисал келтир.
2. Канча күнөө кылсаң, бейишке кирбей калышың мүмкүн?
3. Куткарылып калуу үчүн, сен эмне кыла аласың?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Биз баарыбыз Сенин алдында күнөө кетирдик. Бирок Сен Өз Уулунду биздин күнөөлөрүбүз үчүн курман кылдың. Бизге бейиштен орун даярдап койгонуң үчүн, Сага чын жүрөктөн ырахмат айтабыз. Оомийин.

## 17. ПАДЫШАНЫН БАЛДАРЫ

Кээде биз: «Машайакчы – бул Кудайдын баласы», – деп айтабыз. Эгер мындай болсо, биз өз ата-энебиздин балдары болбой калабызбы? Албетте, андай эмес! Кудай бизге кам көрсүн жана сүйсүн деп ата-энебизди берген. Бирок Кудай бизге ата-энебизден да көбүрөөк кам көрөт, себеби Ал бизди ата-энебизден да күчтүүрөөк сүйөт. Эгер биз Анын Уулун сүйүп, Ага ишенип калсак, анда Кудай бизди Өз үй-бүлөсүнө кабыл алып, бизди Өз балдары кылып алат. Бул кандай жакшы!

Кудай бизди эмне үчүн Өзүнүн балдары кылып алды? Күнөөкөр адамдарды эмне үчүн бала кылып алгысы келет? Биз үчүн бул – табышмак. Бирок Кудайдын Сөзү, Кудай бизди Өз балдарым деп атагандан уялбастыгын айтат. Ал бизди эч качан Өзүнөн түртүп салбайт. Теңир бизди тил алчаак болбой жүргөн учурубозда да сүйөт. Ал баарын бирдей сүйөт. Бизди жазалап жаткан учурда да, Ал бизди сүйөт, анткени биз Анын балдарыбыз.

Ыйык Жазууда Ыйса бизди «бир туугандарым» деп атоодон уялбагандыгы айтылган. Бизди Өзүнүн чоң үй-бүлөсүнүн мүчөсү кылуу үчүн, Ал Өз жанын берген. Азыр болсо Ыйса биз менен Асмандагы Атасынан алган бардык нерселери менен бөлүшүп жатат; Ыйса бизге түбөлүк өмүр берди. Убагы келгенде, Ал бизди асманга алып кетет, бизге толук кубаныч тартуулайт. Ал жерде күнөө такыр болбойт. Биз Падышанын балдары болуп эсептелебиз, себеби Кудай бизди Өзүнүн үй-бүлөсүнө кабыл алды. Ал бизге сонун нерселерди тартуулады, биз Аны менен түбөлүктө бирге болобуз.

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 8,14-17

*Суроолор:*

1. Биз жакшы болгондуктан, Кудай бизди бала кылып алгысы келеби?
2. Күнөө жасаганыбызда да, Кудай бизди сүйөбү?
3. Кудай биздин тил албастыгыбызды кандайча жазалайт? Бул учурда да Кудай бизди сүйөбү?
4. Эгер Кудай биздин Атабыз болсо, Уулу Ыйса Машайак бизге ким болуп калат?

*Сыйынуу:* Теңирибиз! Бизди бала кылып алганың үчүн кубанычтуубуз. Бизге жакшы мамиле кылып жатканың үчүн ырахмат айтабыз. Ошондой эле Уулун Ыйса Машайак үчүн да рахмат айтабыз. Оомийин.

## **18. ЫЙСА ДҮЙНӨГӨ КЕЛГЕНГЕ ЧЕЙИН КАЙДА БОЛГОН?**

Ыйсанын туулган күн майрамында Ыйса Машайактын кантип төрөлгөндүгү тууралуу ыр ырдайбыз, Ал жөнүндө айтабыз. Периштелердин бул кубанычтуу кабарды койчуларга кантип жеткиргендиги жөнүндөгү окуяны кызыгуу менен угабыз.

Бирок сен Ыйса Машайактын бул дүйнөгө келгенге чейин эле бар болгондугу жөнүндө билесиңби? Ал Өзүнүн Асмандагы Атасынын жанында болчу. Ыйса дайыма асмандагы Атасынын жанында болгон, анткени Ал Өзү – Кудай.

Башында Кудай бүт ааламды жаратты. Анан Ал биринчи адамдарды – Адам ата менен Обо энени жаратты. Бирок Адам ата менен Обо эне Кудайга тил албастык кылды. Тил албастыктын арты жазага дуушар кылат. Ыйса биздин жазаланышыбызды каалаган жок. Ошондуктан Ал жерге келип, биздин күнөөлөрүбүздү Өз мойнуна алды.

Ыйса жерде төрөлө турган күн да келип жетти. Ал бизди канчалык сүйөрүн элестете аласыңбы? Бизди ушунчалык сүйгөндүктөн, наристе болуп төрөлүүгө, адамдардын арасында жашоого макул болду.

Ошондуктан ишенип кой, Ыйса бул жарык дүйнөгө келе элегинде эле сени сүйчү. Ал сени азыр да сүйөт. Сен өлгөндөн кийин да, Ыйса сени сүйө берет. Эгер сен Ыйсага чын дилиңден кызмат кылсаң, Аны менен асманда түбөлүккө болосуң.

*Окуу үчүн:* Жакан жазган Жакшы Кабар 16,27-28

- Суроолор:*
1. Ыйса мындан канча жыл мурун төрөлгөн?
  2. Төрөлгөнүнө чейин Ыйса каерде болду эле?
  3. Эмне себептен Ыйса асманды таштап, бул жерге келүүнү чечти?
  4. Ыйса сени сүйөбү?
  5. Сен Ыйсаны сүйөсүңбү?

*Сыйынуу:* Ыйса! Асманды таштап, ушул жерге келгенди-  
гиң үчүн Сага алкыш айтабыз. Баарыбыз үчүн  
курман болгондугуна ыраазыбыз. Сенин даңкың  
үчүн жашаганга бизге жардам бер. Оомийин.

## **19. ЫЙСА БАШКА БАЛДАРДАН ЭМНЕСИ МЕНЕН АЙЫРМАЛАНЧУ ЭЛЕ?**

Ыйсанын төрөлүшү ажайыштуу жана сырдуу. Мариям  
Ыйсанын энеси болгон, ал эми Мариямдын күйөөсү Жусуп  
Ыйсанын атасы болгон эмес.

Ыйсанын башка бардык балдардыкындай атасы болгон  
эмес, Анын атасы Кудай Өзү болгон. Эмне үчүн мындай?  
Ушундай болушу маанилүү беле? Ыйсанын атасы Жусуп  
болсо эмне болмок? Эгер Ыйсанын Атасы Кудай болбосо,  
Ал биздей эле адам болмок. Анда бардык эле адамдарды-  
кындай Ыйсанын жүрөгү да таза эмес болмок. Эгерде Ыйса-  
нын жүрөгү сен экөөбүздүкүндөй эле болсо, анда Ал биздин  
күнөөлөрүбүз үчүн өлө алмак эмес. Ал Өзүнүн күнөөлөрү  
үчүн өлүүгө мажбур болмок. Бирок Ыйса Өзүнүн күнөөлөрү  
үчүн өлгөн жок, себеби Анда такыр күнөө жок болчу.

Ыйсанын төрөлүшү таң каларлык окуялар менен кош-  
толгон. Анын жердик атасы болбогондуктан, биз Аны кыз  
Мариямдан төрөлдү деп айтабыз. Андан башка эч ким  
минтип төрөлгөн эмес. Бардык башка балдардын жердик  
аталары болгон же бар. Ыйсага жердик атанын кереги жок  
эле, себеби Кудайдын Өзү Анын Атасы болгон.

Бир киши кумурскаларды карап отурат. Анан алардын  
уюгуна басып келет. Ал жерде болсо миңдеген кумурскалар

жашашат экен. Ага «Эгер мен кумурскалар менен сүйлөшкүм келсе, эмне кылмакмын» деген ой келет. «Кыйкырсам, түшүнмөк эмес. Кат жазсам, окуй алышмак эмес». Анан ал «Эгер кумурскалар мени түшүнүүсүн кааласам, анда өзүм кумурска болуп, алардын арасында жашоом керек» деген жыйынтыкка келет.

«Кудай так ушундай кылган турбайбы, Ал бизди асмандан эле карап турууну чечпестен, адам болуп келүүнү каалаган тура. Кудай Өзүнүн сүйүүсүн ушинтип далилдеди. Ошондуктан Ыйса адам болуп төрөлдү. Адам болуп келүү аркылуу Ал Кудайдын сүйүүсүн жарыялады жана ошол сүйүүнү далилдеди. Ошол себептүү Ал Өз жанын берди» деген ойго келди ал киши.

*Окуу үчүн:* Матай жазган Жакшы Кабар 1,18-25

*Суроолор:*

1. Ыйсанын энеси ким болгон?
2. Ыйсанын Атасы ким?
3. Жусуп ким болгон?
4. Эгер Ыйсанын атасы Жусуп болгондо, биздин абалыбыз кандай болмок?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Ыйса Сенин Уулуң болгону кандай сонун! Анын күнөөлөрү жок болгондуктан, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Ырахмат, Атаке, бизди бала кылып алганың үчүн ыраазыбыз. Оомийин.

## **20. ЫЙСА КӨРСӨТКӨН КЕРЕМЕТТЕР**

Ыйса жасаган кээ бир кереметтер жөнүндө, балким, билет чыгарсың. Мисалы, Ыйсанын шамалды токтоткондугу жөнүндөгү окуяны билесиңби? Ыйса шакирттери менен кайыкта сүзүп бараткан, капыстан эле күчтүү шамал башталды. Шакирттерди чоң коркунуч басат, Ыйса болсо бейкапар уктап жаткан. Алар Устатын: «Теңир, бизди сактай көр, чөгүп

баратабыз», – деп ойгото башташат. Ыйса шакирттеринин ишеними аздыгын көрүп, абдан капаланган. Туруп, шамалды токтотот. Дагы бир жолу Ыйса укмуштай керемет көрсөткөн. Досу Лазар катуу ооруп, өлүп калат. Туугандары анын сөөгүн коюшат. Лазардын мүрзөдө жатканынан 4 күн өтүп кетет. Лазардын эжелерине Ыйсанын боору ооруйт, анткени Лазар алардын жалгыз бир тууганы болчу. Мүрзөгө жакындап келип, Ыйса катуу үн менен Лазарды чакырат. Анан эле мүрзөдөн тирүү Лазар чыгып келет. Ыйса аны тирилтип койгон!

Дагы бир керемет! Бир жолу Ыйсанын айланасына 5000 ден ашуун адам чогулуп калат. Күн бою алар Ыйсанын сөзүн угушкан эле. Кечке жуук бардыгы ачка болот, бирок нан сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү жок эле. Бир баланын жанында 5 нан, 2 балык бар экен. Ыйса сыйынгандан кийин, аларды элге таратып берүүнү буйруйт. Баары тоюп, ал тургай, ашып да калган.

Бир жолу Ыйса бир кичинекей кызды тирилткен. Ошондо Ата-энеси абдан кубанган!

Ыйса дагы көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. Адамдар буларды кыла алышпайт. Кереметтерди бир гана Кудай көрсөтө алат. Бир да врач көз ирмемде ооруну айыктыра албайт. Ыйса көрсөткөн бардык кереметтер Анын Кудай Уулу экенин далилдеп турат.

Асманга көтөрүлөрдүн алдында, Ыйса шакирттерине Өзүнүн атынан кереметтерди жасоого күч берген. Ошондуктан элчи Петир да төкөр адамды Ыйсанын атынан туруп басууга буйрук берип, айыктыра алган.

Кийинчерээк ушул эле элчини Ыйса жөнүндө элге айтканы үчүн түрмөгө отургузуп коюшкан. Түн жарымда Кудай Өзүнүн периштесин жиберип, аны бошотуп, түрмөдөн алып чыккан. Бул абдан чоң керемет болчу.

Көпчүлүк адамдар Ыйса көрсөткөн кереметтерге ишенгилери келбейт. Алар: «Ыйса эч кандай деле керемет көрсөткөн эмес, булар – сыйкырчынын гана амалкөй жоругу», – дешет. Бирок Ыйса сыйкырчы эмес, Ал – Кудай. Ошондуктан Ал өлүктөргө да жаңы өмүр бере алат. Мүмкүн сен: «Бүгүн да ошондой кереметтер болобу?» – деп сурайт чыгарсың. Албетте! Ыйса муну Өзү да айткан. Кээде врачтар оорулар-

ды айыктыра албай калганда, ишенгендердин сыйынуулары аркылуу Ыйса аларды айыктырат. Албетте, Ал врачтар аркылуу да жардам бере алат. Адатта колубуздан келбеген нерсени Кудай кылып берет деп үмүттөнөт эмеспизби.

Кереметтерди Кудай дайыма эле көрсөтөбү? Жок. Кээде Ал биз сураганды бербеген жакшыраак деп эсептейт. Ал бизге чындап эле керектүү болгон нерсени бергиси келет. Ошондуктан биз Ага толук ишенсек болот.

*Окуу үчүн:* Лука жазган Жакшы Кабар 8,22-25

- Суроолор:*
1. Керемет деген эмне?
  2. Ыйса Машайак көрсөткөн бир керемет жөнүндө айтып бер.
  3. Сыйкырчы деген ким? Ал, чын эле, кереметтерди көрсөтө алабы?
  4. Угулган сыйынууну жөнүндө айтып бер.

*Сыйынуу:* Теңир! Жасаган кереметтерин үчүн ыраазыбыз. Бүгүн дагы бизди угуп, кереметтүү иштерди жасап жатканың үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз сыйынып жатканда, Сенин жардам берериңе бекем ишенүүгө жардам бер! Оомийин.

## 21. ЫЙСА МАШАЙАКТЫН ӨЛҮМҮ

Эми биз тарыхтагы эң коркунучтуу да, эң маанилүү да болгон окуя тууралуу сүйлөшөлү.

Биринчи адамдар – Адам ата менен Обо эне тыюу салынган жемишти кантип жешкени эсиндеби? Ошондо адамдардын жүрөгүнө күнөө кирип, алар Кудайга тил албас болуп калышкан. Ошондон тартып нан таап жеш үчүн, маңдай тер төгүп иштөөгө туура келген, алар оору менен өлүмдөн корко башташкан. Жырткычтар аларга жоо болуп калышкан. Мунун баары Адам ата менен Обо эненин Кудай алдында кетирген күнөөсүнөн улам болгон.

Бирок баарынан да жаманы, Кудай аларга ушул күндөн баштап Өзүнөн оолак жашоолору керектигин айтты.

Бирок эсинден чыгарба, Кудай Адам ата менен Обо энени мени менен сени сүйгөндөй эле сүйгөн. Сен экөөбүз да ошол биринчи адамдар сыяктуу эле күнөө кетирип, ошондой эле жазага татыктуу болдук. Бирок Кудай бизди сүйөт, ошондуктан Ал биздин ордубузга Өз Уулу Ыйса Машайакты жазалоону чечти.

Эч кимибиз башка адамдардын күнөөлөрү үчүн өлө алмак эмеспиз, анткени биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Ошондуктан биз өзүбүздүн күнөөлөрүбүз үчүн жазаланышыбыз керек. Кудай Уулу Ыйса күнөөсүз болгон, ошондуктан ал сен экөөбүздүн жана башка бүт адамдардын күнөөлөрү үчүн өлгөн.

Ыйсаны жек көргөн адамдар Аны айкаш жыгачка кадап салышты. Ал айкаш жыгачта өлдү. Римдик аскерлер Анын колу-бутун килейген мыктар менен кагып жатканда, Ал аябай кыйналган. Биринчи жолу Кудай Аны бир нече убакытка калтырып койгондо, Ага канчалык кыйын болду дейсиңер? Ыйса жалгыз калган. Ыйса сен үчүн, мен үчүн Өз эрки менен өлүмгө барды, Аны эч ким мажбурлаган жок. Ал сен экөөбүздүн жазаланышыбызды каалаган эмес.

Азыр Кудай сенин күнөөлөрүңдү кечире алат. Ыйса Машайакка ишенген ар бир адам Кудайдан күнөөлөрүнөн кечирим жана түбөлүк өмүр ала алат. Ушул үчүн сен Ыйса Машайакка ыраазычылык келтирдиң беле?

*Окуу үчүн:* Ышайа 53,1-12

*Суроолор:* 1. Адам ата менен Обо эне Кудайды укпай койгондон кийин, кандай абалга дуушар болушту? Эгер бул дүйнөдө күнөө жок болсо, адамдардын ортосунда келишпестик болот беле?

2. Өзүбүз сүйгөн адамдардын күнөөлөрү үчүн айып тартып, алар алчу жазаны өзүбүзгө ала алабызбы?

3. Эмне үчүн бул мүмкүн эмес?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата! Кичинекей балдар, биз да, Куткаруучуга муктаж экенибизди көрүп турабыз, анткени биз көп учурда ата-энебиздин тилин албайбыз. Биздин ордубузга өлгөнүң үчүн, Ыйса, Сага ыракмат айтабыз. Сени бүт жүрөгүбүздөн сүйгөнгө жардам бер. Бизди бекем ишенимге ээ кыл жана Сага тил алганга жардам бер. Муну биз Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

## 22. ЫЙСАНЫН ТИРИЛҮҮСҮ

Петир, Жакып, Жакан жана башка шакирттер Ыйсанын өлгөнүнө аябай кайгырышкан. Алар Ыйсаны Ысрайылдын Падышасы болот деп үмүттөнүшкөн. Анткени Ал адамдарга көп жакшылык кылды, көп кереметтерди көрсөттү. Чоң айкаш жыгачка кадап жатышканда, Анын такыр каршылык көрсөтпөгөнүнө, алар таң калышкан. Аларда «Мүмкүн, Машайак Кудай Уулу болгон эместир, мүмкүн, Ал жөн эле жакшы адам болгондур» деген күмөн саноо пайда болгон.

Машайактын шакирттери үч күн шаарда тентип басып жүрүшкөн. Үч жыл ичинде алар Ыйсага ушунчалык көнүп калышкандыктан, Ансыз эмне кыларын да билишкен жок. Биз азыр жекшемби деп айтып жүргөн жуманын биринчи күнүндө Ыйсанын кээ бир шакирттери Ыйса коюлган мүрзөгө келишкен. Мүрзөнүн бош экендигин көргөндө таң калышкан. Ыйсанын сөөгү ордунда жок. Аны бирөө уурдап кеттиби, же башка жерге которуп коюштубу? Шакирттер ушинтип бири-бири менен сүйлөшүп жатканда, капыстан эле эки периште көрүнүп, Ыйса тирилгендигин, Кудай Аны тирилткендигин айткан. Албетте, шакирттер буга толук ишене алышкан эмес. Бирок көп өтпөй, Ыйса шакирттерине көрүнөт. Тышкы көрүнүшү мурункудай эле болсо да, Анын денеси өзгөрүлгөн эле. Калың дубалдар да эми Ага тоскоол боло алмак эмес. Эми Ал үйгө эшик жабык турганда да кире алат. Ошондой эле көз ачып-жумганча көздөн кайым боло алат.

Кудайдын Өз балдарын өлүмдөн кайра тирилтем деген убадасы бар. «Ушундай да болобу?» – деп сурайттырсың. Бирок Кудайдын колунан баары келет. Ыйсаны тирилткен Ал башка шакирттерин да тирилте алат. Ыйса Машайакка ишенгендерге Кудай түбөлүк өмүр берет.

Көпчүлүк адамдар: «Ыйсанын чындап эле тирилип кеткенин кайдан билесиңер?» – деп сурашат. Мунун чын экенин шакирттердин жашоосунан көрөбүз. Ыйса өлгөндөн кийин, алар аябай кайгырышкан. Бирок Аны кайра тирүү көрүшкөндө, кубанышып, тайманбас болуп калышкан. Шакирттеринин көбүн кийин жазалашкан, анткени алар Ыйсанын тирилгенин бардык жерде айта башташкан. Эгер бул чындык болбосо, алар өз өмүрлөрүн минтип кыйышмак эмес.

Ыйса өлгөндөн үч күндөн кийин, эки шакирти Иерусалимдин жанындагы айылга бара жатышкан. Албетте, алар Ыйсанын өлүмү тууралуу сүйлөшүп баратышкан. Эмне үчүн Ал өлүп калды? Алар Ыйса түбөлүк жашап, алардын Падышасы болот деп ойлошподо беле? Алар сүйлөшүп баратканда, аларга үчүнчү Жолоочу кошулду. Сөзгө аралашкан Ал бул экөөнүн эмне үчүн көңүлдөрү чөгүңкү экенин сурады. Жооп алгандан кийин: «Кудай Сөзүндө «Машайак көп азап чегип, өлөт» деп айтылганын билбейсиңерби. Өлүмү тууралуу Ал Өзү деле алдын ала айтпады беле», – деди Ал. Аларга Анын өлүмү кокустук эмес экенин Байыркы Келишимдеги пайгамбарчылыктардан тартып түшүндүрүп берди. Бардык адамдардын күнөөсү үчүн Кудай Аны жерге жиберген. Эгер Ыйса айкаш жыгачта өлбөсө, эч ким күнөөлөрүнөн кечирим алмак эмес.

Жолду катар аңгемелешип, алар кыштакка келишти. Шакирттер Бейтааныштан өздөрү менен бирге калууну өтүнүштү, себеби кеч кирип калган эле. Ал алар менен калды. Кечки тамакка отурушканда, шакирттер Бейтааныш адам өздөрүнүн Устагы экенин таанышты.

Көрсө, өлүмү тууралуу ушунчалык так түшүндүрүп берген Ал Өзү тура. Алар ушинтип таң калып турганда, Ыйса көздөн кайым болуп кетти.

Тирилип кеткен Ыйсаны көргөн алар кандай бактылуу эле! Эми баары башкача болуп калды: алар капаланбай, эч

кимден коркпой калышты, анткени алардын Устаты тирүү эле. Иерусалимге кайтып келишип, алар болгонун болгондой башка шакирттерге айтып беришти.

*Окуу үчүн:* Жакан жазган Жакшы Кабар 20,1-18;  
Лука жазган Жакшы Кабар 24,13-32

*Суроолор:*

1. Мүрзөнүн бош экенин көрүп, шакирттер эмне үчүн таң калышты?
2. Ыйсага эмне болду?
3. Тирилгенден кийинки Ыйсанын денеси биздин денебизден эмнеси менен айырмаланган?
4. Ыйса жана Анын эки шакирти тууралуу окуяны кайталап айтып бере аласыңбы?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Ыйса Машайакты тирилткениң үчүн, Сага алкыш айтабыз. Ыйса менен түбөлүккө жашай турганыбыз үчүн да, Сени алкыштайбыз. Сенин сүйүүңдү жана Сенин кудуреттүүлүгүңдү ыраазычылык менен эстеп турганга жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

## **23. ЫЙСА АТАСЫНА КАЙРА КЕТТИ**

Ата-эненден бөлүнүп, бир нече күнгө бир жакка кеткен күндөрүң болду беле? Балким, чоң энендикинде же туугандарыңдыкында болгондурсуң. Үйгө кайтканда кубанганың эсиндеби?

33 жылга жакын Ыйса бул жерде болгон. Атасына, периштелерге кеткиси келгенин элестете аласыңбы? Бирок Ал асманга кетчү убакыт да келип жетти.

Ал Өзүнүн шакирттери менен тоого чыкты. Шакирттери менен сүйлөшүп жатканда, Аны чоң булут каптап, алардын көз алдынан алып кетти.

Бйса асманга кайра барып, ал жерден Кудайдын тактысынан орун алды. Албетте, биз муну көрө албайбыз. Бирок качандыр бир мезгилде Бйсага ишенип, Ага кызмат кылгандар, ал жерде Бйса менен бирге болушат.

Бйса кайтып барганда, асмандагылар кандай кубанганын элестете да албайбыз. Миллиондогон периштелер Аны тосуп турушкан, не бир сонун гимндерди ырдашкан. Алар Анын жер жүзүндөгү бардык адамдарга болгон сүйүүсүн даңкташып, Ага таазим кылышкан. Сени жана мени куткаруу үчүн, Ал Өз даңкын калтырып адам кейпинде келди. Эми Ал үйүнө кайтып келди! Келгенине кубанып, Кудай Ата Аны Өзү тосуп алды.

Бйса азыр да асманда. Ал бизге ал жерден орун даярдап жатат. Ал бизди күтүп жатат жана Ал бардык адамдардын Өзүнө ишенип калуусун каалайт. Өзүнө ишенген ар бир адамга Ал түбөлүк өмүр берет.

Бйса Машайак ошондой эле биз үчүн Кудайдын алдында арачылык кылат. Өзүнө кызмат кылып жаткандарды асманга алып кетүү үчүн, Бйса жерге дагы бир ирет келет.

*Окуу үчүн:* Элчилердин иштери 1,9-14

- Суроолор:*
1. Бйса жерде канча убакыт жашап кеткен?
  2. Асмандагы Атасына кайтарда, Бйса Өз шакирттери менен кантип ажырашканын айтып бер?
  3. Бйса асманга кайтып келгенде, периштелер Аны кантип тосуп алышкан?
  4. Бйса азыр каерде?
  5. Бйса асманда эмне кылып жатат?

*Сыйынуу:* Бйса Машайак, Сен азыр асмандасың жана бизди көрүп турасың. Биздин сыйынуубузду уга көр. Бизди ушунчалык сүйгөндүгүң үчүн жана келечекте Сени менен бирге боло ала тургандыгыбыз үчүн Сага ыраазыбыз. Сенин эркиң боюнча жашоого бизге жардам бер. Оомийин.

## 24. ЫЙСА ДАГЫ БИР ЖОЛУ КЕЛЕТ

Ыйса дагы бир жолу келет. Анын качан келерин билбей-биз, бирок келгенде балдарын Өзү менен алып кетерин билебиз. Бул керемет күн болот! Ошондо биз Теңирибиз Ыйса Машайакты көрөбүз. Дайыма күтүшсүн деп, качан келерин бизге айткан эмес. Ал ошондой эле биздин туура жашпоого ар дайым умтулуубузду каалайт. Эгерде качан келерин бизге айтып койгон болсо, анда ар күнү Анын эркин аткаруу үчүн, мынчалык аракет кылбайт элек. Биз баарын акыркы күнгө калтырмакпыз. Бирок анда кеч болуп калмак.

Мына ошондуктан Ыйса качан келерин бизге айткан эмес. Ошондой эле биз Анын кантип келери тууралуу да аз билебиз. Кандай болсо да, Кудай Сөзүндө Машайактын келүүсү тууралуу жетишерлик айтылган. Ыйса бизди асманга алып кетүү үчүн келери жөнүндө, Ал жаңы жер, жаңы асман жаратары жөнүндө Ыйык Китепте айтылган. Бул жер жана биз көрүп турган бардык нерселер качандыр бир кезде жок болот. Кудай баарын жаңы жаратат. Ошондо коркунуч да, күнөө да болбойт. Теңирибиз келгенде баары кандай өзгөрөрүн элестетип көрүүгө аракет кылуунун кереги деле жок. Азыр биз үчүн маанилүүсү – Анын келишине даяр болуп жашоо.

Ыйса Машайакты көрүүнү каалайсыңбы? Сенин куткарылууну үчүн өмүрүн Бергендин алдында башыңды ийип таазим кыл. Ал күтүлбөгөн убакта келип калышы мүмкүн. Ошондо Ал сени да Өзүнө түбөлүккө алып кетет.

*Окуу үчүн:* Тесалоникалыктарга жазылган биринчи кат 4,13-18; 5,1-6

*Суроолор:* 1. Ыйса экинчи жолу качан келет?  
2. Ыйса Машайактын күтүлбөгөн убакытта келип каларын билүү эмне үчүн маанилүү?

*Сыйынуу:* Ыйса Теңирим, дагы бир жолу бул жерге келе турганың үчүн, биз Сага ыраазыбыз. Сен тууралуу күн сайын ойлоого, Сенин келүүңө даяр болууга бизге жардам бер. Оомийин.

## 25. ЫЙЫК РУХ

Үч жактуу болуп ачылган бир гана Кудай бар экендиги тууралуу биз буга чейин сөз кылганбыз. Ыйык Рух – Ушулардын Бири. Биз Аны Кудай Ыйык Рух деп айтабыз. Андан башка Кудай Ата жана Кудай Уул бар.

Ыйык Рух бардык убакта болгон. Ааламды жаратууда бул Үчөө тең катышкан.

Өлөр алдында Ыйса Өз шакирттерине Асмандагы Атасына кетери тууралуу айткан. Аларга Ыйык Рухту жиберүүнү убадалаган. Ыйсанын асманга көтөрүлгөнүнөн он күн өткөндөн кийин, шакирттеринин жүрөктөрүнө Ыйык Рух толгон. Бир жолу сыйынуу убагында катуу шамалдыкындай добуш чыгат. Шакирттер бири-бирине таң кала карашат. Ошондо алардын ар биринин үстүнө оттун жалынындай, экиге бөлүнгөн тилдей болгон бир нерсе келип түшөт. Бул Ыйса Машайак жиберген Ыйык Рух эле. Ал нерсе тез эле жок болуп кетти, бирок Ыйык Рух шакирттердин жүрөктөрүндө жашап калды. Алардын ар бири капыстан эле башка тилде сүйлөй ала турган болуп калышты. Ал тургай, кээ бирөөлөрү адамдарды айыктырып, өлгөндөрдү тирилте алышкан. Ишенгендерди Ыйык Рух бактылуу кылып, Ыйсага ишенгени үчүн куугунтуктап, сабашканда да, ырдаганга күч-кубат берген.

Ыйса Машайакты кабыл алган ар бир адамга Ыйык Рух белек кылынат. Ал Машайак үчүн жашоого жардам берет. Эгер сен чыныгы машайакчы болсоң, Ал сенин да жүрөгүңдө жашап жатат. Бардык жакшы ой-каалоолор Андан гана келет. Ыйсага ишенип жашоого жана Ага тил алчаак болууга Ал жардам берет. Ал ошондой эле сенин кубанып жүрүүңө жана чынчыл болууңа жардам берет. Ошондуктан сен жүрөгүңдө сүйүүнү, кубанычты жана бакытты сезип жатасың. Сенин жүрөгүң – Анын турак жайы.

Ыйык Рух машайакчылардын жүрөктөрүндө гана эмес, бир эле убакта бардык жерде боло алат. Сен кээ бир нерселер үчүн Теңирге кантип сыйынышты билбейсиң, ошондо Ыйык Рух сага жардам берет. Ал Өзү Кудай болгондуктан,

кантип сыйынуу керек экендигин билет жана ошол сыйынууга Кудай сөзсүз жооп берет.

Сыйынууга Кудай Өзү жардам берип жатканы кандай жакшы!

Ыйык Рух сага гана жардам бербестен, Ал машайакчы боло элек адамдарга да жардам берет. Ал аларда Кудайга болгон сүйүүнү ойготот, Ыйсанын алар үчүн эмне кылганын түшүнүүгө жардам берет. Эгер сага көп нерсе түшүнүксүз болуп жатса, Анын аларды түшүндүрүп берүүсүн Андан сурап, сыйын.

*Окуу үчүн:* Жакан жазган Жакшы Кабар 16,7-15

*Суроолор:*

1. Ыйык Рух Ким?
2. Ал каерде?
3. Ал кылган бир нече ишти атап бер.
4. Ыйык Рухтун бизге бере турган жардамына өзүбүз тоскоол болушубуз мүмкүнбү? Кантип тоскоол болушубуз мүмкүн?

*Сыйынуу:* Теңир, көйгөйлөрүбүздө жардам берүү үчүн, бизге Ыйык Рухту жибергениңе ыраазыбыз. Ыйык Рухтун жетегинде жашоого жардам бер. Омийин.

## **26. МАШАЙАКЧЫЛАР ТУУРА ЭМЕС ИШТЕРДИ КЫЛСА БОЛОБУ?**

Түбөлүк өмүрдү мураска алууга эч качан татыктуу боло албасыбызды билип калдык. Ыйса Машайак аркылуу гана куткарылууга ээ боло алабыз. Бул нерсе биз каалагандай жашай берсек болот дегенди билдиреби? Ойлонуп көрөлүчү, Ыйсадан Куткаруучум бол деп суранган күндөн тартып, биз машайакчы болуп калдык. Андан ары деле күнөө кыла берүүгө батынабызбы?

Теңир биздин жүрөгүбүздөн орун алгандан тартып, биздин жакшы болушубузга жардам бергиси келет. Айласыздан мындай суроо туулат: буга карабай эмне үчүн биз кайра-кайра эле туура эмес иштерди кыла беребиз?

Муну шайтан жасап жатат. Ал абдан күчтүү; эң эле күчтүү деген периштелер да шайтандан алсызыраак. Ал кантип алдашты, кантип азгырышты билет. Асманга барганда, Кудай бизге жаңы жүрөк берет. Ошондо биз бардык жаман ойлордон алыс болобуз.

Жерде жашап жатканыбызда биз күнөө кылып алабыз. Ыйса жүрөгүбүздөн орун алгандан тартып, күнөө менен күрөшүүгө Теңир бизге жардам бере баштайт. Шайтанды кууп, жашообузду Өзү башкарышын Ыйсадан ар дайым суранышыбыз керек.

Жаңы жүрөк алган кандай жакшы! Ошондо бизди эч нерсе жамандыкка түртпөйт жана эч нерсе биздин ачуубузду келтирбейт.

Ыйса Машайак шайтандан күчтүү экенин, шайтан Андан коркорун эч качан унутпа. Теңирден жардам сураган учурда, шайтан качып кетет.

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 6,1-10

- Суроолор:*
1. Шайтан эмне кылгысы келет?
  2. Сен шайтандан күчтүүсүңбү?
  3. Ким шайтандан күчтүү?
  4. Шайтанга биз кантип каршы тура алабыз?

*Сыйынуу:* Кудай болгондугуң үчүн, баарынан күчтүү болгондугуң үчүн, шайтандан күчтүү болгондугуң үчүн, Ыйса Машайак, биз Сени алкыштайбыз. Сен үчүн жүрөгүбүздү таза сактоого жардам берчи. Оомийин.

## 27. СЕНИН ЖҮРӨГҮНДҮН ТАКТЫСЫНДА КИМ ОЛТУРАТ?

Такты деген эмне экенин билесиңби? Бул деген чоң олтургуч, анда падыша олтуруп алып, өзүнүн өлкөсүн башкарат.

Сенин жүрөгүндө да такты бар экенин жана анда да кимдир-бирөө олтурарын билесиңби? Ал жерде сен өзүң олтурган жоксуң. Мен кадимки тактыны айтып жаткан жокмун. Биздин жүрөгүбүздө да чыныгы Падыша бар. Ал Кудайдын балдарына кантип туура жашашты үйрөтөт. Бул Падыша – Машайак.

Бирок дагы экөө бар, алар да ушул тактыда олтуруп алып бизди башкарууну каалайт. Булардын бири – шайтан, экинчиси – биздин «менибиз». Ыйса сенден бир нерсени талап кылганда, сен башка бир нерсени жасап жатсаң, ал учурда тактыда Машайак олтурган жок. Ал учурда сен өзүң падышачылык кылып жатасың. Мындай учурда шайтан жыргап күлөт. Эгер ал жерде Теңир олтурбаса, шайтан сени ар кандай жамандыктарга: кыжырданууга, суз болууга, көз артууга түртөт. Сени башкарыш үчүн, Теңир тактыңда олтурбаса, булардын баарын жасап коюу шайтан үчүн оңоңой.

Жүрөгүңдүн тактысында өзүң олтуруп, өмүрүңдүн падышасы өзүң болсоң, шайтан жүрөгүңдүн төрүнө тоскоолдуксуз кирип, бүт баарын астын-үстүн кылат. Ал өзүнүн сенден күчтүү экенин билет, ошондуктан сени шылдыңдап күлөт. Анткени ал сени башкарып, эмне кааласа, ошону жасай алат.

Эгер тактыда Теңир олтурса, шайтан жамандык жасоого батынбайт. Тактыга өзүң олтурмайынча, ал тийише албайт.

Теңирибиз абдан чыдамдуу, боорукер жана айкөл. Тактыга Ал сен суранганда гана олтурат. Машайакчы болгондуктан, Ага тактыны биротоло бошотуп беришиң керек. Кудайдан сурасаң, Ал жардам берет. Ыйык Рух бул жөнүндө дайыма эсиңе салып турат.

Сенин жашооңдун падышасы ким? Ким сенин жүрөгүңдүн тактысында олтурат? Сен өзүң олтуруп алып, шайтанга

өмүрүндү башкарганга уруксат берип жатасыңбы же тактыңда Ыйса Теңир олтурабы?

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 6,14-23

*Суроолор:*

1. Жүрөгүңдүн тактысына ким олтургусу келет?
2. Эгер тактыга өзүбүз олтурсак, шайтан эмне кылат?
3. Эгер тактыда Ыйса Теңир олтурса, шайтан эмне кылат?

*Сыйынуу:* Кудурети күчтүү Кудай, биздин Асмандагы Атабыз! Бизге Сенин жардамың керек, биз Ыйса Машайактын биздин жүрөгүбүздүн тактысын ээлөөсүн жана шайтандын азгыруусуна тоскоол болуусун суранабыз. Ыйса шайтандан күчтүү болгону үчүн Сага алкыш айтабыз.  
Оомийин.

## **28. ПАДЫША ЖҮРӨГҮНДҮН ТАКТЫСЫНДА ДАЙЫМА ОЛТУРУШУ КЕРЕК**

Жүрөгүңдүн тактысы жөнүндө сүйлөшкөнүбүз эсиндеби? Ал тактыга үч падыша олтургусу келгенин билесиң. Алардын бири – чыныгы Падыша Ыйса Машайак, ал эми калган экөө – шайтан жана сенин «мениң». Сен ошол тактыны ээлерин менен, шайтан уурданып кирет да, баарын тескери кыла баштайт. Эгерде тактыңда Ыйса Машайак олтурса, анда шайтанга качууга туура келет. Ошондо жүзүң жарык болуп кубанычтуу жүрө аласың. Ыйса сенин жашпоңду көрүп кубанат, ошондой эле ата-энең да кубанат. Теңир жүрөгүңдү башкарып турган убакта баары өз жайында болот, оюңа келгенди кыларың менен, баары тескерисинче боло баштайт.

Теңир биз үчүн баарын кылды. Эми жашообузду өзүбүз башкаралы дегенибиз туурабы? Албетте, туура эмес. Бирок биз көп учурда өзүбүз башкаргыбыз келет.

Жүрөгүбүздүн тагында Ыйса олтуруп, падышачылык кылышы үчүн эмне кылышыбыз керек? Теңирди жакшыраак таанып билүүгө аракет кыл. Ошондо Аны чын жүрөгүндөн сүйө аласың жана жүрөгүндө Ал гана бийлик кылуусун каалап каласың.

Теңирди канчалык жакын таанып билсек, ошончолук Аны сүйө алабыз, ошончолук Ага таяна алабыз жана өмүрүбүздү Анын колуна тапшырабыз. Аны канчалык жакын таанып билген сайын, жүрөгүбүздүн тактысында Ал гана олтуруусун каалап калабыз.

Бизге эки ой келет. Бири: «Муну жасаба», – десе, экинчиси: «Эч нерсе деле болбойт», – дейт. Кайсынысы Ыйык Рухтун үнү, кайсынысы шайтандыкы экенин кантип ажыратууга болот? Кичинекей бала энесинин үнүн башка үндөрдөн эрте эле айырмалай баштайт, чоңойгон сайын көптөгөн үндөрдүн ичинен оңой айырмалай алат. Ошол сыяктуу эле биз да Ыйык Рухтун үнүнө көнүп, аны шайтандын үнүнөн айырмалап калабыз.

Буга жетүүнүн эң жакшы жолун билесинби? Адамды жакындан тааныш үчүн, аны менен көбүрөөк сүйлөшүү керек. Теңирди биз көрбөйбүз да, кантип анан Аны менен сүйлөшө алабыз? Биз Аны менен сыйынуу аркылуу сүйлөшөбүз. Ал бизди дайыма угат, аябай акырын сүйлөсөк да Ал угат.

Теңирди жакшыраак таанып билүүнүн дагы бир ыкмасы бар: Анын айткандарына кулак төшөө. Теңир биз менен Ыйык Китеп аркылуу сүйлөшөт, себеби Ыйык Китеп – Кудайдын Сөзү. Теңир бизге эмне айткысы келгенин дайыма эле түшүнө бербейбиз, бирок баарын дароо эле түшүнүүнүн кажети жок. Эгер биз Ыйык Китепти окусак, андан кийин окуганыбыздын үстүндө ой жүгүртсөк, Теңирди жакшыраак таанып билүүгө Ыйык Рух сөзсүз жардам берет.

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 12,1-3

- Суроолор:*
1. Сенин жүрөгүңдө бир эле убакта канча падыша бийлик жүргүзө алат?
  2. Эмне үчүн Теңирди жакшыраак таанып билүү зарыл?
  3. Теңирди кантип жакшыраак таанып билүүгө болот?

*Сыйынуу:* Теңир, биз Сени жакшыраак таанып билгибиз келет. Сага келе ала турганыбыз үчүн, сыйынууда Сени менен сүйлөшө ала турганыбыз үчүн кубанычтабыз. Сени жакшыраак таанып билүүгө жардам бер. Сени дагы көбүрөөк сүйө алгандай, Сага таяна алгандай бололу. Оомийин.

## 29. ЖЕМИШ БЕРҮҮ

Бир бала өзүнүн атасы менен сейилдеп жүрүп, дарактын түбүндөгү куурап жаткан бутакты көрүп калат.

– Ата, карачы мобул бутакты! – дейт ал кыйкырып. – Мен аны алып барып олтургузам, балким, жемиш берер!

– Жок, бул куурап калган бутак турбайбы, – деп атасы каршы болот, – ал эч качан бүчүр байлап, мөмө бербейт.

– Ал түшүм бериши үчүн, эч нерсе кыла албайбызбы?

– Жок, анткени ал куурап калган, – дейт атасы. – Бир гана мүмкүнчүлүк бар, эгер Теңир ага жаңы өмүр берсе, ал кайра көгөрөт.

Биз да ушул бутак сымал өлүк болчубуз, Ыйса болсо – өмүр дарагы. Өзүбүзгө өзүбүз жардам бере албайбыз. Ошондуктан Кудай бизди – куураган бутакты алды да, даракка улаштырып койду. Эми биз кубаныч, сүйүү, чыдамдуулук деген түшүмдөрдү берип жатабыз.

Биз жакшы иштерди Машайакты сүйгөндүгүбүздөн улам кылабыз. Биз куураган бутак сымал болчубуз, бирок Теңир бизге жаңы өмүр белекке берди.

*Окуу үчүн:* Жакан жазган Жакшы Кабар 15,1-8

- Суроолор:*
1. Куураган бутак жемиш бере алабы?
  2. «Күнөөкөрлөр күнөөлөрү менен өлүк», – дейт Ыйык Китеп. Эмне үчүн биз куураган бутакка окшошпуз?
  3. Адамдарды куткарып алуу үчүн, Ыйса эмне кылды?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата, күнөөлөрүбүздөн арылтуучу Куткаруучуга муктаж экендигибизди билебиз. Бизди куткарып алгандыгың үчүн, Ыйса Машайак аркылуу жаңы өмүр бергенигиң үчүн, биз Сага алкыш айтабыз. Жакшы жемиш берүүгө жардам бер. Оомийин.

## **30. АДАМДЫН ТЕҢИРДИ СҮЙӨРҮН КАНТИП БИЛСЕ БОЛОТ?**

«Бул адам Машайакты чын эле сүйөбү?» деген суроо сага көп эле келсе керек. Муну сурабай эле билип алса болот. Ыйса Өзү берген үлгү бар, ошол үлгү менен өзүбүздү текшерүү аркылуу Аны канчалык сүйөрүбүздү билип алабыз. Аны сүйөр-сүйбөсүбүздү кылып жаткан иштерибиз аркылуу билүүгө болот. Аны кубандыруу үчүн, бардык күч-кубатын жумшаган адамдарды, чындап эле Машайакты сүйөт деп айтууга болот. Кээ бирөөлөр Машайакты сүйөм дегени менен, Ал каалаган иштерди жасабайт. Демек, андай адамдар Аны сүйбөйт.

Биздин Теңирге болгон сүйүүбүз эмнеден көрүнөт? Биринчиден, биз бардык адамдарды сүйүшүбүз керек, кичипейил болушубуз керек. Биз буга ата-энелерибиз менен болгон мамиледе үйрөнөбүз, бир айтканда эле тил алганга аракет кылышыбыз керек.

Мисалы, бөбөгүбүз менен оюнчуктарыбызды бөлүшөлү, классташтарыбызга керектүү учурда жардам берели. Кайсы учурда эмне кылышты өзүң деле билип аласың.

Тескерисинче, башкаларга кош көңүл болуп жатсаң, анда өзүңдү Ыйса Машайакка караганда көбүрөөк жакшы көрөсүң. Эгер сен Ыйсаны чын эле сүйсөң, канчалык кыйын болсо да, Ага тил алууну кааламаксың.

Албетте, бул оңой эмес. Буга көнүгүү керек. Пианинодо ойноону же сүзгөндү үйрөнүү үчүн көнүгүү керек. Ошол сыяктуу эле тил алчаак болууга да көнүгүү керек. Биз бири бирибизге жылуу, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Эгер бирөө сага кыйкырып сүйлөсө, кыйкырып жооп берүү оңой. Өзүнө жараша орой мамиле кылбастан, кичипейилдик көрсөтүүгө аракет кылышыбыз керек. Машайакчыларды башкалардан айырмалап турган нерсе сүйүү болуш керек деп үйрөтөт Ыйык Китеп. Машайакчынын жеке жүрүш-турушунан эле анын Кудайды канчалык сүйөрүн билип алууга болот.

Эгерде биз өзүмчүл болсок, башкалар Машайакты сүйгөндү кантип үйрөнүшмөк эле?

*Окуу үчүн:* Жакандын биринчи каты 2,3-14

*Суроолор:*

1. Адамдын Ыйса Машайакты сүйөрүн кантип билсе болот?
2. Башка адамдарга кантип жакшы мамиле кылууга болот?
3. Пианинодо ойноого же сууда сүзүүгө үйрөнүү үчүн көнүгүү керекпи?
4. Жакшы мамиле кылууга көнүгүү керекпи?
5. Бирөө сага туура эмес мамиле кылып жатса, эмне кылышың керек?

*Сыйынуу:* Теңир, Сен бизге боорукердик көрсөттүң, бизди аябай жакшы көргөндүктөн, куткарып алдың. Бири бирибизди сүйгөнгө жардам бер. Башкалар да Сенин балдарың болуп калсын үчүн, Сенин сүйүүң бизден көрүнсө экен. Оомийин.

## 31. КУДАЙДЫН БАЛАСЫ КҮНӨӨ КЕТИРИП АЛСА ЭМНЕ БОЛОТ?

Сүйгөнүнө карабастан Аны капа кылып алып жатсаң эмне кылыш керек? Ыйса биздин Теңирибиз болгон күндөн тартып бизде эми кыйынчылыктар болбойт деп ойлоо туура эмес. Шайтан дале бизди жамандыкка түрткүсү келет. Бир аз сергек болбосок эле, шайтан өз максатына жетет.

Эмне кылуу керек? Ыйык Китеп бул суроого мындай жооп берет: Ыйсанын алдында күнөөлөрүбүздү моюнга алуубуз керек, ошондо Ал бизди кечирет жана Аны менен болгон мамилебиз кайра калыбына келет. Ошол күнөөбүздү дагы кайталабашыбыз үчүн, Ыйса кээде бизди жазалайт. Андай убактарда Ал мурун бизге кубаныч менен бере турган нерседен баш тартат.

Бирок биз Ыйсага ар дайым келип, Андан күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурай алабыз, кечиргендиги үчүн Ага ыраазычылык келтире алабыз. Ошондо Анын бизге болгон сүйүүсүн кайрадан мурдагыдай эле сезе алабыз. Муну ата-энендин жазасына окшоштурса болот. Бул учурда ата-энең да сен сыяктуу эле капаланат. Бирок баары өз калыбына келгенден кийин, жүрөктөр кайрадан кубанычка толот.

Бир да адам күнөөнү кечире албайт, Кудай гана күнөөнү кечире алат. Кудай: «Силер Мага келсеңер болот жана келишиңер керек», – дейт. Өз күнөөлөрүбүз үчүн Ага башка бирөөнү жибере албайбыз. Ал өзүбүздүн келишибизди каалайт.

*Окуу үчүн:* Жакандын биринчи каты 1,8; 2,3

*Суроолор:*

1. Кудайдын баласы күнөө кылып алса, эмне кылышы керек?
2. Теңир кээде бизди кантип жазалайт?
3. Ал бизди эмне үчүн жазалайт?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз, күнөөлөрүбүз кечириле тургандыгы үчүн Сага ыраазыбыз. Күнөө кылып алганда, кечирим сурасак, Сенин бизди дайыма кечиреринди эстеп жүрүүгө жардам берчи. Бул сүйүүң үчүн Сага ыраазыбыз. Оомийин.

## **32. ЭМНЕ ҮЧҮН КУДАЙ КЭЭДЕ БИЗДИ ЖАЗАЛАЙТ?**

Кандай деп ойлойсуң, ата-энең эгерде сени жазалап жатса, алар ачуулуу адамдар болуп эсептелеби? Албетте, андай эмес! Тескерисинче, алар Кудайды угуп жатышат, анткени Кудай: «Ким тил албас болсо, ал жазаланууга тийиш», – деп айткан. Ыйык Жазууда Кудай: «Жаза жакпашы мүмкүн, бирок ал оңолууга түрткү болот», – дейт. Балдар ата-энесине тил алышы керек, эгерде тил албай жатса, ата-энелер аларды жазалашы керек.

Жаза жардам берет. Эгерде дагы туура эмес иш кылгың келип жатса, эркесизден бул үчүн алган жазанды эстейсиң да, токтоп каласың. Ошондой эле жаза Теңирди капалантып жатканыбызды эскертип турат.

Тентек балдарды жазалабаса эмне болот? Андай балдар ата-энелерине өздөрү каалаган убакта гана тил алышат, мугалимдерди да угушпайт, кийин таптакыр эле бейбаш болуп кетишет. Жаза көрбөгөн бала коркунучтуу кылмышкер болуп кетиши ыктымал, себеби алар өз билгенин жасаганга көнүп калышкан, башкалар жөнүндө ойлоп да койбойт.

Көрдүңбү, ата-энең сени жазалап жатканда, сага эч жамандык каалабайт. Алар сага башка адамдардын кызыкчылыгы, алардын укуктары жөнүндө, же болбосо Кудай сенден эмнени күтөрү жөнүндө ойлонууга жардам беришет. Кудай сенин өз каалоонду гана аткарышыңды каалабайт. Жаза сага келечектеги көп кыйынчылыктардан алыс болууга жардам берет.

Бирок баарынан мурда биз ата-энебизге, мугалимдерибизге жана башкаларга тил алчаак болууну үйрөнүшүбүз

керек, себеби аларга тил алчаак болсок, анда биз Машайакка да тил алчаак боло алабыз. Эгерде ата-энелерибиз бизди туура эмес иштерибиз үчүн жазалап жатышса, алар биздин Ыйсаны көбүрөөк сүйүшүбүзгө, Анын эркин аткарышыбызга жардам берип жатышат. Ата-энебизге тил алуу аркылуу Кудайга тил алууну үйрөнөбүз.

Демек, балдарын жазалабаган ата-энелер алардын келечегине зыян келтиришүүдө. Мындан ары ата-энең сени жазалаганда кыжырланба, андан көрө бул сага тил алчаак болууга жардам берери тууралуу ойлон.

Кимдин огороду бар болсо, ал билет: отоо чөптөрдү отоп турбаса, алар жашылчалардын өсүп чыгышына тоскоолдук кылат.

Биздин жүрөгүбүз да огородго окшош. Ата-энебиз аны тазалап турганы үчүн, биз аларга ыраазы болушубуз керек.

*Окуу үчүн:* Эфестиктерге жазылган кат 6,1-9

*Суроолор:*

1. Эмне үчүн жаза пайдалуу?
2. Балдар жазаланбаса эмне болот?
3. Кандай деп ойлойсуң, эгерде ата-энең тил алганды үйрөнсөң, Кудайга да тил ала аласыңбы?

*Сыйынуу:* Кудуреттүү Кудай, Асмандагы Атабыз! Туура эмес иш кылсак, Атабыз болгондугуң үчүн Сен бизди кээде жазалайсың. Кетирген каталарыбызды кайталабаганга жардам бер. Ата-энебиздин тилин алганга, аларды сыйлаганга жардам бер. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.

### **33. КУДАЙДАН КЕЛГЕН КАТ**

Эгер атаң Африкада болсо, сени менен сүйлөшө алабы? Сүйлөшө албайт. Себеби ал алыста. Телефон аркылуу эле сүйлөшпөсөң, анын үнүн уга да албайсың, аны көрө да

албайсың. Бирок бир мүмкүнчүлүк бар. Аны менен кат аркылуу байланышсаң болот. Ал сага өзүнүн каалоосун кат аркылуу жазып жиберсе болот.

Кудай сени менен сүйлөшкүсү келет. Сүйлөшүүгө Өзү келсе, сен Анын алдында тура алмак эмессиң. Ошондуктан Ал сени менен мындайча сүйлөшөт: Ал сага узун кат жазган. Аны окуу аркылуу Анын сага эмне айткысы келгенин билип аласың. Бул кат – Библия. Ал Кудай жөнүндө, Анын иштери жөнүндө, Анын сага болгон каалоосу жөнүндө айтып берет. Анын катын буга чейин окудуң беле? Бул катты жазып жатканда, Ага карандаштын, ручканын, жазуучу машинканын да кереги жок болчу. Ал Өзүн чындап сүйгөн адамдарды тандап алды да, алар аркылуу ар түрдүү каттарды жазды. Ошол каттар Ыйык Китепти түзөт. Кудай аларга түштөр аркылуу, көрүнүштөр аркылуу сүйлөгөн. Алар болсо бул нерселердин баарын кагазга түшүрүшкөн. Ал Жазуулардын жоголуп кетпешине Кудай кам көрдү. Ошентип, Ыйык Китеп бизге чейин жетти.

Кээде ал адамдар өздөрүнүн Кудай жөнүндөгү ойлорун, Кудайды канчалык жакшы көрүшөрүн жазышкан. Ошондой адамдардын бири Дөөт падыша болгон. Ыйык Китепте ал жазган көп ырлар бар.

Кээ бирөөлөрү өздөрүнүн же досторунун башынан өткөргөндөрүн жазышкан. Бул нерсени аларга Кудай кылдырып жатканын алар убагында билишпесе керек.

Ыйык Китеп канча жылдын аралыгында жазылганын билесиңби? 1500 жылдын аралыгында жазылган.

Бизге ушундай кат калтырган Теңир кандай мээримдүү! Ошентип биз асман, Ыйса жана Анын бизге болгон сүйүүсү тууралуу көп нерсени биле алабыз.

Досуң сен ага жазып жиберген катты таптакыр окубай койсо, кандай акыбалда калат элеч? Менимче, сен аябай капаланмаксың. Өзүңө арналган бул катты окубай койсоң, Кудай да капаланат. Ошондуктан Ыйык Китепти окуу абдан маанилүү. Балким, анын көп жери сен үчүн түшүнүксүздүр, бирок кунт коюп окуй турган болсоң, аз да болсо түшүнө аласың. Чоңойгон сайын сен үчүн көбүрөөк түшүнүктүү боло баштайт.

Ден соолук чың болуш үчүн, жакшы тамактаныш керек. Ошол сыяктуу эле Кудайды көбүрөөк таанып билүү үчүн, Ыйык Китепти көбүрөөк окуу керек.

*Окуу үчүн:* Тиметейге жазылган экинчи кат 3,14-17

*Суроолор:*

1. Жүзмө жүз көрүшпөй туруп, досуң менен кантип байланышууга болот?
2. Бизге Өз Сөзүн жеткирүү үчүн, Кудай кандай жолду тандап алды?
3. Кудайдын сага жиберген катын окуп жата-сыңбы?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз, бизге берген катың, Ыйык Китебин, үчүн Сага ыраазыбыз. Анда айтылгандардын баарын аткарууга жардам бер. Жолубузда ал жарык болсун. Муну Сенден Ыйса Машайактын атынан сурайбыз. Оомийин.

## **34. ЫЙЫК КИТЕПТИН ЧЫНДЫК ЭКЕНИН КАНТИП БИЛҮҮГӨ БОЛОТ?**

Ыйык Китеп – дүйнөдөгү эң баалуу китеп, анткени ал бизге Кудай жөнүндө айтып берет. Ал бизге Кудай адамды, дүйнөнү кантип жаратканы тууралуу айтып берет. Эч бир китеп бул тууралуу толук баяндап бере албайт. Библиясыз Кудай буларды кантип жаратканы тууралуу эч нерсе биле алмак эмеспи, анткени кантип жаратканын эч ким көргөн эмес.

Кээ бир адамдар дүйнөнү ким жаратканын өз көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин, аны Кудай жаратты дегенге кантип ишенебиз дешет. Алар Ыйык Китепте жазылганга ишенишпейт. Ыйык Китеп чындык экендигин башка адамдарга кантип түшүндүрсөк болот?

Мисалы, бул фактыларды келтирсе болот: көптөгөн окуялар ал окуя боло элегинде эле Ыйык Китепте жазылган. Анда жүйүт элинин Палестинадан куулуп чыгары жана

Кудай аларды өз жерине кайра алып келери жөнүндө жазылган. Булардын баары азыркы учурда аткарылып жатат. Булардын баарына биз күбө болуп жатабыз, ошондуктан Ыйык Китептин чындык экенине ишенсек болот. Экинчи бир мисал: Библияда мындан көптөгөн жылдар мурда жашаган падышалардын аттары жазылган. Ыйык Китепке ишенбеген адамдар: «Мындай падышалар болгон эмес, мунун баары ойдон чыгарылган», – дешет. Археологдор бул падышалардын Ыйык Китепте жазылгандай, ошол убакта, ошол өлкөдө чындап эле жашагандыктарын далилдешти.

Ыйык Китептин чындыгын далилдеген дагы бир факт бар. Ыйык Китепте күнөөлөрүбүз кандайча кечирилип, жашообуз кандай өзгөрүлөрү жөнүндө айтылган. Кудайга кайрылган ар бир адамдын жашоосу өзгөрөт. Ыйык Китептин чындык экенин бул нерсе эң жакшы далилдейт.

Ошол себептүү жашообузду Ыйса башкарганы маанилүү. Болбосо, Ыйык Китепте жазылгандардын баары чындык экенине досторубузду ишениши кыйын.

*Окуу үчүн:* Петирдин экинчи каты 1,16-21

*Суроолор:*

1. Дүйнөнүн жаратылганын ким көргөн?
2. Дүйнөнүн кантип жаратылганын Ким айтып бере алат?
3. Бул тууралуу Кудай бизге кайсы жерде айтат?
4. Ыйык Китепте алдын ала айтылган бир пайгамбарчылыкты мисалга келтир?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата, түбөлүктүү болгонуң үчүн, биз Сага алкыш айтабыз. Ыйык Китепте жазылгандардын баары чындык экени үчүн да ыраазыбыз. Аны окууга, туура түшүнүүгө жана аткарууга жардам бер. Оомийин.

## 35. ЫЙЫК КИТЕПТИ ОКУБАЙ КОЙСОК ЭМНЕ БОЛОТ?

Ыйык Китепти окуп, андагы жазылгандарды аткаруу аябай маанилүүбү? Ооба, аябай маанилүү! «Аны окуунун, анда жазылгандарды аткаруунун зарылчылыгы деле жок» деген адамдар да бар экенин билесинби? Алар: «Эмнени билиш керек болсо, анын баарын билебиз», – дешет. Кудайды таанып билүү жөнөкөй иш эмес экенин алар түшүнө алышпайт. Күнөө Кудайга жийиркеничтүү экенин Ыйык Китепсиз алар кантип түшүнө алышмак? Ыйсанын алардын күнөөлөрү үчүн өлгөнүн Ыйык Китепсиз кантип билишмек?

Албетте, бизди курчаган жаратылышка карап, Кудай жөнүндө кээ бир нерселерди билсек болот. Мунун баары бизге Кудайдын улуулугун айтып турат! Күн, ай жана жылдыздар Кудайдын улуу жана кудуреттүү экенин көрсөтүп турат. Бирок Анын бизди кандай сүйөрүн Ыйык Китептен гана биле алабыз.

Биз аны толук окуп, анда жазылгандарды аткаруубуз керек. Окуп жатып, андагы кээ бир бөлүмдөр мындан көп жылдар мурда жашаган адамдар үчүн жазылганын көрөбүз. Мисалы, жаныбарларды курмандыкка алып келүү үчүн, курмандык чалынуучу жайды кандай куруу керектиги жөнүндө жазылган. Ушул курмандыктар аркылуу Кудай алардын күнөөлөрүн кечиргиси келген. Бизге бүгүн курмандык чалуунун кереги жок. Анткени Курмандык Козу, Ыйса Машайак, айкаш жыгачта бардыгы үчүн курман болгон. Бизге эми башка курмандыктардын кереги жок. Бирок азыр аткаруунун кереги болбогон жерлерин окуу баары бир пайдалуу жана сабак болот, анткени алар бизге Кудайдын пландары, Анын сүйүүсү жана Ыйса Машайак жөнүндө айтат. Ошентип, Ыйык Китептин бардык жерлери маанилүү жана аны изилдеп окуу керек.

«Бүгүнкү окуганымдан эмнени үйрөнсөм болот?» – деп өзүбүздөн ар дайым сурап турушубуз керек. «А, мунун мага тиешеси жок. Бул башка бирөө үчүн жазылса керек», – деп ойлогондон сак болушубуз керек. Ыйык Китеп сен үчүн жазылган. Ошондуктан каалайсыңбы, каалабайсыңбы Кудайдын Өз Сөзү аркылуу айткан нерселерин аткарууга мил-

деттүүсүн. Анда жалган нерсе жазылган деп ойлобо. Анда жазылгандарды четке какпа! Биз анын сөздөрүнө эч нерсе кошпой, андан эч нерсе кемитпешибиз керек.

*Окуу үчүн:* Забур 118,9-15

- Суроолор:*
1. Ыйык Китептин жардамысыз эле, биз Кудай тууралуу эмнелерди биле алабыз?
  2. Ыйык Китептен Кудайдын кандай өзгөчө сапаттарын биле алабыз?
  3. Ыйык Китептеги курмандык чалуу жөнүндөгү буйруктарды да аткарышыбыз керекпи? Эмне үчүн аларды азыр аткаруунун кереги жок?
  4. Ыйык Китептеги ал жерлер эмне үчүн маанилүү?

*Сыйынуу:* Ыйса, Ыйык Сөзүң – Библия үчүн биз Сага ыраазыбыз. Ыйык Китепте биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилгендиги тууралуу айткандыгың үчүн ырахмат. Күн сайын Ыйык Китепти окууга, анда айтылгандарды аткарууга жардам бер. Оомийин.

## 36. КУДАЙ МЕНДЕН ЭМНЕНИ КҮТӨТ?

Кудайдын баласынын эң башкы милдети – бул Кудайдын тилин алуу. Ошондо гана чындап бактылуу болууга болот.

Балким, сен: «Кудай менден эмнени кааларын кантип билем?» – деп таң калаттырсың. Буга жоопту Анын Өзүнөн сурашың керек. Бирок Ал жооп береби? Ооба, жооп берет. Ал сага кубана жооп берет. Балким, Теңирге суроо берип, ага жооп алуу башында сага оор болор. Атаң менен апанды күндө көрөсүң, угасың, алар менен сүйлөшө да аласың. А бирок Кудайды биз көрө да, уга да албайбыз. Анда Ал бизден эмнени кааларын кантип биле алабыз?

Бир аз ой жүгүртсөк, буга жооп берүү кыйын эмес. Мисалы, алыста жашаган адамдардан кантип кабар алууга бо-

лот? Бул тууралуу биз сөз кылганбыз: кат аркылуу. Почточу алып келип берет, сен аны окуп чыгып, катты жиберген адамдын эмнени каалап жатканын билип аласың.

Кудай бизге узун кат жазган. Ал кат – Ыйык Китеп. Эгер аны окуй баштасак, анын башка каттардан айырмаланырын бат эле байкайбыз. Ал кадимки каттан алда канча узун жана кызыктуу. Анда Теңирге эмне жагары, эмне жакпары тууралуу жазылган. Ошондуктан Ыйык Китепти окуу абдан маанилүү.

Өзүнүн каалоосун Теңир бизге башка жолдор аркылуу да билдирүүгө аракет кылат. Ал биздин жамандыктан алыс болуп, туура жолдо жүрүшүбүздү каалайт. Эмне жакшы, эмне жаман экенин, адатта, өзүбүз деле билебиз.

Жаман бир нерсе кылганда, жүрөгүбүз кайгырат, бул сезимди бизге Кудай салып койгон. Бир нерсе кылайын деп жатсаң, бирок жүрөгүңдө тынчтык жок болсо, анда бул учурда сага Кудай сүйлөп жатканын, сени күнөөдөн сактап калгысы келип жатканын бил. Бул – Кудайдын же абийириндин үнү.

Кудайга кантип тил алчаак болууну, Ал бизден эмнени кааларын башка жол менен да билүүгө болот. Бул жөнүндө атаңдан, апаңдан же Ыйсаны жакшы көргөн адамдан сура.

Эгерде сен чыныгы машайакчы болсоң, Ыйса Машайакты сүйсөң, Кудайдын тилин алып, Анын эркин аткаргың келсе, Кудай Өз эркин билүүгө сага сөзсүз жардам берет.

*Окуу үчүн:* Башталыш 24,34-48

- Суроолор:*
1. Кудайдан кайсы суроого жооп алгың келет?
  2. Кудай сага периштеси аркылуу жооп береби?
  3. Өзүнүн эркин Кудай кандай жолдор менен билдирет?
  4. Сыйынуубузду Кудай дайыма угабы?

*Сыйынуу:* Кудуреттүү Кудай, Уулун Ыйса Машайакка үмүт-төнгөндөрдүн Атасы Сенсин. Суроолорубузга жооп берип жатканың үчүн Сага ырахмат. Эркиңди таанып билүүгө жардам берериң үчүн да ырахмат. Эркиңди аткарууга жардам бер. Оомийин.

## 37. МАШАЙАКЧЫЛАР ЭМНЕ ҮЧҮН БАРДЫК УЧУРДА ЭЛЕ ЫНТЫМАКТУУ ЭМЕС?

Бир жолу эне өзүнүн эки уулуна: «Мен огородго барайын, нан алып койгула», – деди. Балдар велосипед менен дүкөндү көздөй сызышты. Бирок дүкөнгө келгенде, кандай нан аларын билишпей, талашып калышты. Бири: «Апам ак нанды каалайт», – десе, экинчиси: «Кара нанды жакшы көрөт», – дейт. Алардын мындай талашына дүкөндөгүлөр баштарын чайкап жатышты.

Ыйык Китептин кээ бир жерлери да ушундай талаш-тартыштарды туудурат. Мисалы, Ыйык Китептен Ыйсага ишенип калгандар чөмүлүүсү керек деп окуйбуз. Бирок кантип чөмүлдүрүү керек? Машайакчылар бул боюнча ар түрдүү пикирде. Кээ бирөөлөр кичине балдарды чөмүлдүрүү керек десе, башкалар чоңдорду гана, ким белгилүү бир куракка жетип, Ыйсаны Куткаруучу катары кабыл алса гана чөмүлдүрүү керек деп түшүнүшөт. Бирөөлөр чөмүлтүп жатканда, сууну башына куюу керек десе, башкалар толук чөмүлтүү керек дешет.

Теңирдин Кечки тамагы жөнүндө да ар кандай пикирлер бар.

Ошол себептүү адамдар ар кандай жыйындарга барышат. Бирөөлөр өздөрүн баптист деп, башкалары лютеранбыз же католикпиз деп аташат. Ушул сыяктуу дагы көп жыйындар бар.

Ар кандай жыйындар бар болгону менен алардын ортосунда бир жалпылык бар: өздөрүн машайакчыбыз деп эсептегендердин баары Ыйсаны күнөөлөрдү кечире ала турган жалгыз Куткаруучу деп ишенишет. Бул – эң башкысы.

Ошентип, ишенимдеги кээ бир суроолордо ар кандай пикирлердин бар экенине карабастан, ар бир жыйында Теңирди сүйгөн, Ага таандык адамдар бар.

Ошондой эле азыр атап өткөн маанилүү пункттарда Ыйык Китепти жолдобогон жана башка машайакчылар менен биримдикте болбогон жыйындар да бар. Албетте, булар чыныгы жыйындар эмес жана мындай жыйындагылардын

көпчүлүгү машайакчы эмес. Алар, жада калса, Ыйсанын алар үчүн өлгөнүн да билишпейт.

Ыйса Машайакты Куткаруучу катары жарыялаган жыйындарда өздөрүн машайакчыбыз деп эсептешкен кээ бир адамдар бар. Бирок алар, чынында, машайакчы эмес. Алар Ыйсанын өлүмү өздөрү үчүн кандай мааниге ээ экенин да түшүнүшпөйт. Ата-энелери ишенген адамдар болгону үчүн, алар көнүмүш адат боюнча жыйындарга барышат, асманга баруу үчүн, ушул эле жетиштүү деп ойлошот алар. Биз мындай адамдар үчүн сыйынышыбыз керек, аларга Кудайдын куткаруу планын түшүндүрүп берүүгө аракет кылышыбыз керек.

*Окуу үчүн:* Римдиктерге жазылган кат 14,1-13

*Суроолор:*

1. Биздин аңгемемизде эки бала эмне жөнүндө талашышат?
2. Ыйсага ишенгендердин кайчылаш пикирлеринен бир нече мисалдарды келтир.
3. Кайсы маанилүү пунктта машайакчылар бир пикирге ээ?
4. Кимди чыныгы машайакчы деп атоого болот?

*Сыйынуу:* Асмандагы Кудуреттүү Атабыз, Сага тил алчаак болгондорго ырайымың көп болгону үчүн ыраазыбыз. Сендин Сөзүңдү түшүнүүгө жана башка пикирдеги машайакчыларга чыдамдуулук менен мамиле кылууга жардам бер. Оомийин.

## **38. КЕЧИРҮҮ ДЕГЕН ЭМНЕ?**

Ыйса: «Силерди таарынткандарды, жек көргөндөрдү кечиргиле», – деп айтат. Кечирүү – адилетсиздик көрсөткөн адамга карата кек сактабоо.

Эгер сени бирөө коюп жиберсе, эмне кыласың? Сен да аны уруп жибересиңби? Же кечиресиңби? Ыйык Китепте жамандык кылган адамды кечирүү тууралуу көп айтылган.

Душмандарга кандай мамиле кылуу керектигин Ыйса Өзү көрсөтүп кетти.

Бир жолу бир адам көчөдө элдерге Ыйса жөнүндө айтып жатты. Аңгыча бир киши арка жагынан келип, аны уруп жиберди. Угуп жаткандар аны кармап алышып, полиция чакырышты. Полиция хулиганды алып кетерде, жанагы адам: «Аны коё бергиле», – деп айтты.

Жанында турган адамдар таң калышты:

– Ал сизди уруп жибербедиби, ошондуктан ал жазасын алсын.

– Жок! – деп кайталады ал. – Мен айтып жаткан Ыйса таарынткандарды кечир деп буйрук берген.

Анан ал уруп жиберген адамга бурулуп мындай деди:

– Мен сизди кечирдим, бирок бул үчүн сиз мага эмес, Ыйсага карыздар экениңизди унутпаңыз.

Муну уккандар уккан кулактарына ишене алышпады. Алар Ыйса таң каларлык адам болсо керек деп ойлошуп, Ал тууралуу көбүрөөк билгилери келди.

Эгер Ыйсага ишенген адам тиги киши менен уруша кетсе эмне болмок? Адамдар анын сөзүнө кулак салмак эмес. Эгер Ыйсага ишенген адам да ачууланып кетсе, анда тигилер мунун тигинден айырмасы деле жок турбайбы деп ойлоп калышмак.

Эгер сени бирөө капалантып жатса, эмне кылышың керек билесинби? Таарынуу, ачуулануу оной, бирок Ыйса сага ачуу менен таарынычты жеңүүгө жардам берет. Ыйсадан күч алып жатып, Анын дайыма биз менен экенин сезгенибизде, кубанычка батабыз. Ал бизди чыдамкайлыкка үйрөтөт, бул аркылуу биз адамдарды кечиргенге үйрөнөбүз. Алар бизге жаман мамиле кылса да, Ыйса аларды да бизди сүйгөндөй эле сүйөт.

*Окуу үчүн:* Матай жазган Жакшы Кабар 5,43-48

*Суроолор:*

1. Сени капа кылган адамга кандай мамиле кыласың?
2. Эгер аны кечирсек, бизге өч алуу жөнүндө ой келеби?

3. Бизди капа кылган адамды канча жолу кечирүү керек?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата, күнөөлөрүбүздү кечиргениң үчүн ырахмат. Сен бизди канча ирет кечирдиң. Бизди таарынткандарды кечирүүгө үйрөт! Аларды сүйүүгө, аларга Сен жөнүндө айтууга жардам бер. Оомийин.

## 39. СЕНИН СЫЙЛЫГЫҢ

Ыйса сен үчүн сыйлык даярдап койгонун уктуң беле? Ал кандай сыйлык? Бул тууралуу менден сураба, мен билбейм. Бул сен үчүн сюрприз болсун.

Бул сыйлыкты алууга биздин укугубуз жок, анткени биз дайыма туура эмес иштерди кылабыз, күнөө кетиребиз. Бирок Ыйса ошол сыйлыкка татыктуу болгон жана аны биз менен бөлүшкүсү келет. Ал бизден бир гана нерсени: жашообуз менен Ага ыраазы экенибизди көрсөтүүнү күтөт. Бул ыраазычылыкты биз жердеги өмүрүбүздө жасап жаткан жакшы иштерибиз аркылуу көрсөтө алабыз.

Ошондуктан биздин кандай жашап жатканыбыз абдан маанилүү. Биз жер бетинде аябай аз жашайбыз. Балким, 60 же 70 жыл бизге аябай узак болуп көрүнөт, бирок бул түбөлүккө салыштырмалуу абдан кыска. Кудайдын балдары түбөлүк жашарын билебиз. Бизди күтүп турган башкы сыйлык – бул Ыйса менен түбөлүк чогуу болуу. Бул сыйлыктан ажыраганыңды түбөлүктө көрүү кандай кайгылуу. Бирок анда кеч болуп калат. Азыр болсо убакыт бар. Өмүрүң өз колунда, аны толугу менен Ыйсага арнасаң болот. Бала кезинден тартып эле өз өмүрүңдү Ыйсага арноону чечкендигиң үчүн кубанасың.

Биз асманга барганда, Ыйса биздин иштерибиз жазылган китепти ачат да, бизди эмне үчүн жана кандай сыйлоону чечет. Ошол саатта күтүлбөгөн көп иштер болот. Кээ бир адамдар Кудай үчүн көп нерсе жасадык деп ойлосо да, өздөрүнө эч нерсе жазылбаганын көрүшөт, анткени алар Ку-

дайды чындап сүйүшкөн эмес. Ал эми сыйлык күтпөгөндөр сыйлык алышат. Алдыда бизди эмне күтүп турганын билбейбиз, бирок жакшы иштери менен Ыйсага өз ыраазычылыктарын билдирген адамдар өмүр таажысына ээ болорун билебиз.

*Окуу үчүн:* Жакандын биринчи каты 3,1-2;  
Корунттуктарга жазылган биринчи кат 2,9-10

*Суроолор:* 1. Асманда бизди кандай эң башкы сыйлык күтүп турат?  
2. Бул сыйлыкты бизге Ким берет?  
3. Бул сыйлык кимге ыйгарылат?  
4. Сени куткарганы үчүн, Ыйсага кантип ыраазычылык келтирип жатасың?

*Сыйынуу:* Ыйса, асманда даярдап койгон сыйлыгың үчүн Сага ыраазыбыз. Сени сүйүүгө, Сага ыраазы болууга, Сени даңктоого бизге жардам бер. Адамдарга кубаныч тартуулоо аркылуу Сенин атыңды даңктоого жардам бер. Оомийин.

## **40. ТЕҢИР КҮНҮ**

Жекшемби – бул өзгөчө күн. Аны Кудай аптадагы ар кандай иштерден, түйшүктөрдөн эс алып алышыбыз үчүн жараткан. Жекшемби күнү биз мектепке барбайбыз, ата-энелерибиз болсо жумушка барышпайт. Жекшембиде досторубуз менен жыйынга барып, Кудайга жакшылыктары үчүн ыраазычылык келтирсек болот. Жекшембилик чогулуштар болбосо, бүт жүрөгүбүздөн Теңирди мактоо кыйыныраак болмок. Биз башка машайакчылар менен мамиледе болуп, Аны чогуу макташыбызды Кудай каалайт. Жекшембиде кыла ала турган эң жакшы нерсе ушул. Андан сырткары, жекшембиде ата-энелердин балдары үчүн күндөгүгө караганда көбүрөөк убактысы болот.

Бул күнү биз Ал жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек, кубаныч менен Ага ыраазычылык келтиришибиз керек. Эгерде жекшембиде иштей турган болсок, же күн бою футбол ойной турган болсок, минте албас элек. Ыйык Китепте Кудай ааламды жараткандан кийин, жетинчи күнү эс алып, аны ыйыктады деп жазылган. Ошондуктан эврей эли ийбадатканада курмандык чалып ишембини майрамдашкан. Кудай Ысрайылга: «Ишемби күндү ыйык тутуп, эсиңден чыгарба», – деп буюрган. Ыйсага ишенгендер ишембинин ордуна, Ыйса Машайак кайра тирилген күндү, жекшембини, майрамдашат. Биз бул күнү Теңирди даңктайбыз, Ага ыраазычылык айтабыз, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн жана түбөлүк өмүрдү белек кылган Машайак жөнүндөгү кубанычтуу кабарды башкаларга жарыялайбыз.

*Окуу үчүн:* Забур 104,1-4

*Суроолор:*

1. Жекшембиде кыла турган эң жакшы иш кайсы?
2. Кудай жөнүндө жекшемби күнү гана ойлонушубуз керекпи, Ага жекшемби күнү гана сыйынышыбыз керекпи?
3. Эмне үчүн Кудай биздин жекшемби күнү эс алышыбызды каалайт?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз, бизге жекшемби күнүн белек кылганың үчүн Сага ыраазыбыз. Аны ыйык тутканга жардам бер. Оомийин.

## **41. КУДАЙ МЕНЕН ЭЛДЕШТИҢ БЕЛЕ?**

Ыйык Китепте «элдешүү» деген бир маанилүү сөз бар. Мен сага бул сөздүн маанисин түшүндүрүп бергим келет. Мисалы, эгерде бирөө сенин оюнчугуңду сындырып койсо, сен, албетте, капаланасың же ага ачууланасың. Бирок ал муну капысынан кылып алганын айтып, сенден кечирим сураса, сен аны кечирип, таарынычсыз аны менен андан ары

ойной баштайсың. Ушул учурда сен оюнчугунду сындырган бала менен элдешкен болосуң.

Бирок ал сен аны кечиргенден кийин деле ачуулана берсе, бул туура эмес. Ал буга ыраазы болуп кубанышы керек да! Бирок мындай да болот: сен ал адамды кечирсең да, ал сага жакшы мамиле кылбайт.

Кудай менен ишенбеген адамдын ортосундагы мамилени ушул абалга салыштырса болот. Кудай адамга жаман иштери үчүн ачууланып жаткан. Бирок Ыйса келип, адамдын күнөөсү үчүн өлдү. Кудай ошол үчүн адамдын күнөөсүн кечирип, аны менен элдешти.

Адамдын Кудай менен элдешпегени абдан коркунучтуу. Кудай аны кечиргиси келсе да, адам Ага моюн сунбай жатат. Адамдар Кудайга баш ийишпей, оюна келгендерин кылып жүрүшөт.

Кудай адамдан эмнени күтөт?

Адам күнөөлөрүн мойнуна алып, Кудайдан кечирим сурашы керек. Эгер кечирим сураса, ал өзүнүн Кудай менен элдешкенин сезет. Кудай аны башынан эле сүйчү, эми адам да Кудайды сүйөт. Кандай кубанычтуу! Адам Кудай менен элдешти.

*Окуу үчүн:* Корунтуктарга жазылган экинчи кат 5,17-21

- Суроолор:*
1. «Элдешүү» деген сөз эмнени билдирет?
  2. Күнөөлөрүңдү Кудай качан кечиргиси келет?
  3. Кудай бизди кечириши үчүн эмне кылышыбыз керек?
  4. Сен Кудай менен элдештиң беле?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Сени менен тынчтыкта болбоо кандай жаман. Сенин бизге болгон каалооң жакшы. Сени сүйүүгө жардам бер, анткени Сен бизди аябай сүйөсүң. Биз муну Ыйса Машайактын атынан суранабыз. Оомийин.

## 42. ЖЫЙЫНДАГЫ ЧОГУЛУШТАР ЖӨНҮНДӨ

Чогулуштарга дайыма баруу эмне үчүн маанилүү? Анткени Кудай биздин башка ишенгендер менен жолугушуп турушубузду, Анын кылган иштери жөнүндө бири бирибизге күбөлөндүрүшүбүздү, чогуу сыйынышыбызды каалайт. Эгер чогулуштарга барбасак, Аны сүйүү кыйыныраак болуп калат. Кудай бизди бири бирибиз менен сүйлөшүүгө муктаж кылып жараткан.

Эсинде болсун, эгер сен чогулушка барып жатсаң, Кудай сени ал жакка Өз сүйүүсү жөнүндө көбүрөөк билип, ал жөнүндө башкаларга да айтып берсин деп жөнөтүп жатат. Ошондуктан насаат сөздү кунт коюп ук, башкалардын угушуна да жолтоо болбо.

Ыйсаны тааныбаган балдар-кыздарды чогулушка чакыр. Бул абдан маанилүү. Ыйса жөнүндө аз билген досторуң барбы? Балким, аларды чогулушка чакырып көрөсүң? Ал жерден алар Кудайдын сүйүүсү жөнүндө угуп калышат.

Жаш балдарга Кудай Сөзүн аягына чейин угуп отуруу кыйын, насаатчы бир аз татаалыраак сүйлөсө, андан бетер кыйын. Бирок унчукпай көңүл коюп угуу аябай маанилүү. Сага түшүнүксүз сөздөр кездешсе, анын үстүндө ой жүгүртсөң болот.

Эгер сен ишембиде эртең жекшемби экенин жана чогулушка барарыңды эстесең, анда Теңирден: «Сени жакшыраак таанып билгенге жардам берчи», – деп сурансаң болот. Ушундай жакшы даярдыктан кийин, тынч отуруп угуу сага оор болбойт деп ойлойм.

*Окуу үчүн:* Эврейлерге жазылган кат 10,24-25

*Суроолор:*

1. Эмне үчүн чогулуштарга баруу керек?
2. Чогулуштарга баруу менен башка балдарга кантип жардам бере аласың?
3. Эмне үчүн ишембиде эле жекшембилик чогулуш жөнүндө ойлонуу пайдалуу?

4. Эгер тынч отура албасак, чогулушка баруунун кереги барбы?

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз, Сен жөнүндө сүйлөшө ала турган башка көп Өзүңө ишенгендер бар экени үчүн, Сага ырахмат айтабыз. Насаатчылар үчүн ырахмат. Аларды алкышта, кийинки жекшембиге даярданууга аларга жардам бер. Айтылган насаат сөздү түшүнүүгө жардам бер. Оомийин.

### **43. ЧОҢОЙГОНДО КИМ БОЛГУҢ КЕЛЕТ?**

Бул жөнүндө ойлондуң беле? Кесиптер көп болгондуктан, кайсынысын тандарды билбей жүргөндүрсүң. Сен дарыгер же инженер, механик же тигүүчү боло аласың. Бирок ким болоруңду азыр эле билип турган Бирөө бар. Ал – Кудай. Ал убакыт-сааты келгенде, кайсы кесип сага ылайыктуу экенин кубана айтып берет. Ошондуктан тынчсызданба.

Бирок Кудай аны кантип айтат? Сени менен сүйлөшүү үчүн Анда мүмкүнчүлүктөр көп. Мисалы, Ал сага берген жөндөмдүүлүктөр. Балдардын арасында тубаса усталар бар, мык какканды билбегендери да бар, бирөөлөрү жакшы ырдай алышат, башкаларынын болсо ырга шыгы жок болушу мүмкүн. Эгер Кудай сени устачылыкка шыктуу кылып жаратпаса, конструктор бол деп айтпайт. Балким, ал сени скрипкада, пианинодо ойноого жөндөмдүү кылып жараткандыр. Балким, сенден жакшы музыкант чыгар. Мүмкүн, Ал сага врач же жазуучу боло ала тургандай жөндөм бергендир. Эгер электрик болууну аябай кааласаң, врач болууга каалоң жок болсо, бул – Кудайдын врач болбой эле кой дегени.

Ар кандай кесиптерди оюңда элестетип, кайсылары сага көбүрөөк жагары жөнүндө ойлонгон жакшы. Чоңойгондо кайсы бир гана кесип сени баарынан көп кызыктырып калат. Эгер сен Кудайдан сурасаң, Ал сага туура кесипти тандап алдыңбы, жокпу, көрсөтүп берет.

Кээ бир балдар менен кыздар чоңойгондо ким болорун азыр эле билишет; башкалар болсо окууну бүткөндөн кийин чечишет. Кээде, Кудай өмүр жолубузду тандоону алдын ала билдирбей биз чоңойгонго чейин күттүрөт. Убакыт жеткенде, Ал бизге көрсөтүп берет. Болгону, Ага таян!

*Окуу үчүн:* Забур 36,4-5

*Суроолор:*

1. Кайсы кесипти тандаш керектигин Кудай кантип көрсөтүп берет?
2. Эгер Кудайдан кеңеш сурасак, Ал биздин жаңылып калышыбызга жол береби?
3. Бала чагыбызда бул суроого Кудай дайым эле жооп береби?

*Сыйынуу:* Ыйса, Сен мага атайын тапшырма даярдап койгонунду билем, аны Сенин даңкың үчүн аткарууга мен даярмын. Чоңойгондо жашоодогу ордумду көрсөтүп беришиңди суранам. Жолумду өз убагында көрсөтүп берериңе ишенем. Оомийин.

## 44. КУДАЙ МЕНЕН КИМ СҮЙЛӨШӨ АЛАТ?

Эгерде сен борбордо болсоң, мамлекет башчысы менен сүйлөшкүң келсе, аны менен сүйлөшө алар белең? Албетте, жок! Сага өзгөчө уруксат керек, анткени көргүсү келген бардык адамдар менен эле сүйлөшө бергенге анын убактысы жок. Мамлекет башчысынын кабылдамасында болуу – өзгөчө сый, буга баары эле татыктуу боло бербейт.

Кудай мамлекет башчысынан канча өйдө! Минтип ойлоп көрсөң, Аны менен сүйлөшүүгө эч кимдин укугу болмок эмес. Бирок таң калычтуусу, эгер биз Ага барсак, каалаган убактыбызда кубаныч менен кабыл алат.

Сени Жаратканга барып келүү чындап эле абдан кызыктуу болмок ээ? Баарын билген Кудай менен сүйлөшүү сага

жакпайбы? Арийне, эгер сен мындай чакыруу алган болсоң, абдан толкунданмаксың. Мына ушуну Кудай кылып жатпайбы. Ал – бардыгынын Жаратуучусу, Ал сенин да жашоонду башкаргысы келет. Сени кабыл алууга, сени угууга Анын дайыма убактысы бар.

Кудай менен жолугуша аласың. Бул кандай сонун!

Эгер ушуну кааласаң, көзүңдү жумуп, башыңды ий да, Кудай сени канчалык катуу сүйөрү тууралуу ойлон! Ага баарын айт! Сага көрсөткөн ырайымдуулугу үчүн адегенде ырахмат айт. Андан кийин сенин күнөөлөрүң үчүн өлгөн Ыйса Машайак үчүн ырахмат айт. Жылуу кийимиң, ата-энең, досторуң үчүн ырахмат айт. Мектепке бара аларың үчүн ырахмат айт, кээ бир өлкөлөрдөгү балдар мындай мүмкүнчүлүккө ээ эмес.

Суранычың болсо, бейкапар эле айта берсең болот. Суранычыңды, каалоолоруңду Ал кубаныч менен угат.

Кудай сени угабы? Ооба. Ал сенин жаныңда жана эмне сүйлөп, эмне ойлонуп жатканыңдын баарын билет. Ойлоруңду үнүңдү чыгарып айтуу зарыл деле эмес, анткени Теңир жүрөгүңдөгүңү билет.

Ага келип, Аны менен сүйлөшкөнүң Кудайга жагат. Анткени Анын баласысың да! Ал Сенин досуң жана Атаң! Ошондуктан Ага бардык көйгөйлөрүңдү, муктаждыктарыңды тартынбастан айт жана Анын сага болгон сүйүүсү үчүн ырахмат айт.

*Окуу үчүн:* Матай жазган Жакшы Кабар 6,6-8

- Суроолор:*
1. Мамлекет башчысы менен каалаган эле убакта сүйлөшө аласыңбы?
  2. Кудай эмне үчүн министрден да жогору экенин түшүндүрүп бер.
  3. Кудай менен биз канча жолу сүйлөшө алабыз? Эмне үчүн андай?
  4. Кудай менен сүйлөшкөндө айта турган муктаждыктарыңдын бир нечесин ата.

*Сыйынуу:* Асмандагы Атабыз! Каалаган убакытта Сага келип, өз көйгөйүбүздү айта ала тургандыгыбыз үчүн, Сага ырахмат. Бизди сыйынууга үйрөт. Сенин улуу жана боорукер экениңди эсибизден чыгарбоого жардам бер. Сага бардыгы үчүн ырахмат. Оомийин.

## 45. КАЛП

Кудай жек көрө да алары сени таң калтырбайбы? Адатта биз «Кудай – сүйүүнүн Кудайы» деп ойлойбуз. Бул – чындык. Бирок Ал жек көргөн нерселер да бар: мисалы, калп! Ошол себептүү калптан баш тартканыбыз оң.

Кудай Өзүнүн балдарынын ишенимдүү болушун, алардын өз сөздөрүнө турушун каалайт. Алардын сөздөрү менен иштери бир болушу керек. Мисалы, эгерде кандайдыр бир сырды айтпайм деп убада кылса, кандай гана болбосун айтпоого тийиш.

Бирок дайым эле чындыкты айта берсек, кыйын абалга түшүп калбайбызбы? Албетте, кыйын! Жаңылыштыгыңды мойнуңа алсаң, жазаланышың да мүмкүн. Бирок калп айткандан көрө, адилет жазаланган жакшы. Эгерде моюңга алуунун ордуна алдап койсоң, эки жолу туура эмес иш кылган болосуң. Кудай бул үчүн жазалоого аргасыз болот. Ата-энеден алган жаза жеңилерээк.

Дайыма чындыкты сүйлөгөн балдар менен кыздар ишенимдүү адамдардан болуп чоңоюшат. Аларга жоопкерчиликтүү кызматтарды ишенип тапшырышат, анткени аларга ишенсе болот.

Жалган айтсак, максатыбызга тезирээк жетчүдөй болуп сезилет. Бирок андай эмес. Кудайга таянышыбыз керек. Эгер биз чынчыл болсок, Ал бизге жардам берет.

*Окуу үчүн:* Эфестиктерге жазылган кат 4,25;  
Колостуктарга жазылган кат 2,9;  
Жакан жазган Жакшы Кабар 8,44

- Суроолор:*
1. Эгер балдар калп айтышса, ким кубанат?
  2. Кээде адамдар калп менен көп нерсеге жетишет. Кээде муну эч ким билбей калат. Демек, калп айтса болот экен да? Же калп айтпаш керекпи? Эмне үчүн калп айтпаш керек?
  3. Калп айтып алсак, Теңир бизди кечиреби? Калп айтып алсак, эмне кылышыбыз керек?

*Сыйынуу:* Теңир, биздин жаңылыштыктарыбызды дайым көргөзүп турганың үчүн, Сага ырахмат айтабыз. Бизди кечир, айтууга оор болсо да, дайыма чындыкты айтууга үйрөт. Бизге кылган жакшылыгың үчүн, Сага ырахмат айтабыз. Оомийин.

## 46. БАРДЫГЫНЫН ЖАРАТУУЧУСУ КИМ?

Ылайдан же кумдан бир нерсе жасап көрдүң беле? Окшоштуруп үй же жаныбар жасаган аябай кызык ээ? Ылайдан тирүү итти жасап көрдүң беле? Албетте, жасай албайсың. Тирүү кылып Кудай гана жарата алат. Эч качан эч бир адам тирүү бир нерсе жарата алган эмес. Муну бир гана Кудай кыла алат.

Жашоо кантип пайда болгон? Биринчи ит кайдан пайда болду? Жер кантип жаралды? Ыйык Китеп бул тууралуу абдан жөнөкөй баяндап берет. Мунун баарын Кудай биз үчүн жараткан. Муну бир гана Кудай кыла аларын билебиз.

Бул дүйнөнү Кудай жараткан эмес, Кудай жок деген адамдар да бар. Алар миллиондогон жылдар мурун кичинекей ылай кумалак өзүнөн өзү өөрчүп жашай баштаган деп ойлошот. Минтип ойлоо – акылсыздык! Ал адамдар жашоо кантип пайда болгонун билишпейт, бирок Кудай жараткан эмес деп айтышат.

Ыйык Китеп: «Кудай дүйнөнү жараткандан кийин, адамды да жаратып, ага өмүр демин үйлөдү», – дейт. Бир гана Кудай өмүр бере алат.

Эки дос, Акыл менен Бекболот көл жээгинде басып жүрүштү.

– Мага, бул дүйнөнү Кудай жаратканын биз эч качан так биле албачудай сезилет, – деди Акыл. Капыстан алар кумдан адамдын изин көрүп калышты.

– Бул жерде эртең менен кимдир-бирөө болуптур, – деди Акыл.

– Аны кайдан билдиң? – деп сурады Бекболот.

– Сен эмне көрбөй турасыңбы, мында адамдын издери турбайбы, ошону көрүп айтып жатам.

– Көрдүңбү! – деп Бекболот кубана сүйлөдү. – Биз да ушинтип жерди Кудай жараткан деп айта алабыз, анткени дарактар менен гүлдөр, күн менен жамгыр Анын издери болуп саналат, алар бизге Анын Жаратуучу экенин көргөзүп турат.

*Окуу үчүн:* Башталыш 1,1-23

*Суроолор:*

1. Адам кандайдыр бир тирүү нерсени жаратып көргөнбү?
2. Асмандагы жылдыздар кантип пайда болгон?
3. Эмне үчүн кээ бир адамдар аларды Кудай жаратканына ишенишпейт?

*Сыйынуу:* Асмандагы Ата, бүт дүйнөнү жаратканың үчүн, бизге өмүр бергениң үчүн, Сага алкыш айтабыз. Бир кезде Сен бизди Өзүңө алып кетесиң, түбөлүк Сени менен болорубуз үчүн алкыш айтабыз. Бизге ушундай шартты түзүп берген Ыйса Ма-шайак үчүн да ырахмат айтабыз. Оомийин.

*Эгерде сизде суроолор пайда болсо  
же мындан башка китептерди алгыңыз келсе,  
бизге төмөнкү дарек боюнча кат жазыңыз:*

---

---

*Электрондук почтабыз: **[kitepter@gmail.com](mailto:kitepter@gmail.com)***